



КАДЫР АБАКИРОВ

БАБАЛАРДЫН БАЯНЫ

2 - КИТЕП



6+

Кадыр Абакиров

Бабалардын баяны 2

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63422657
SelfPub; 2020

Аннотация

Акын, жазуучу К. Абакиров бул китеbi аркылуu байыркы ата-бабаларынын санжырасын кызыктуу түрдө баяндап бере алган. Анда Ырыскандан тартып, Чынгыз хан доору, Тагай бий, Төрөкочкор, Беккулу, Бүтөбай, Щонко, Уралы, Баястан аталардын баянын кенири түрдө жазып бере алган. Китеپ ары кызыктуу, окуялуу келип, балдардын тили менен назик жазылган. Чыгарманы окуп байыркы ата-бабанын санжырасын көп жерин иликтеп билип алса болот. Автордур жомоктору, ырлары, афоризм китеbi миндеген нуска менен жарык көргөн.

Содержание

БАБАЛАРДЫН ЖАҢЫРЫГЫ	39
ДОЛОН БИЙДИН ҮЧ УУЛУ	88
ТАГАЙ БИЙ	101
Конец ознакомительного фрагмента.	131

Кадыр Абакиров

Бабалардын баяны 2

БУЛ КИТЕП ЖӨНҮНДӨ ОЙ

Өзүнүн жазган китеңиң жөнүндө сөз жазуу өтө оор. Эмнеден баштарыңы билбейсін. Бирок китеңиң чыгып жаткандан кийин баяндама сөз да болуу керек эмеспи. Китең кантип жазылды, эмне үчүн жарыкка чыгыш керек, ал китең кимге керек? Жана башка суроолор туулушу мүмкүн. Көп эле китеңти окугам алардын баяндама сөзүн башка бирөөлөр жазып беришкен эле. Окуучулар ал китеңти окуш үчүн чылгый мактоолор менен коштолуп жүрүп отурат. Окуган адамга кандайдыр бир рухий дух бериш керек. Сенин кайратка, бөлөп, жан-дүйнөнү көкөлөтүп бийик абалда алып жүрүш зарыл окшойт. Ошондо сенин жазган чыгармаңын ийгиликтүү болгону, мээнетиндин кайтканы билинип турат. Бирок бир нерсе бар. Ал окуучунун окуучулук табитине, деңгелине байланыштуу болот. Мисалы үчүн баардык эле окуучулар улуу ақын, жазуучуларбыздын чыгармаларын толук түшүнөт деген ойдон алысмын. Мисалы жогорку филология окуу жайын бүткөргөндөр А. Осмоновдун же Ч. Айтматовдун, Ф. Достоевскийдин чыгармаларын толук жеткиликтүү түрдө түшүнөт деген ойду ойлогум келбейт. Алардын чыгармасын түшүнүш үчүн окуучулук бий-

иктик деңгөел билим керек. Баардык эле окуучулар Алыкул-дун ырларын толук түшүнө берет деген такиlipти айта албайм. Анын ырларынан ар бир окуучу ар башкача эргүү алат. Мен бул жерде окуучунун чыгармачылык даремети жөнүндө сөз көздөмүм. Анын даремети канчалык жогору болсо, окуган чыгарманын ошончолук синимдүү сынчыл көз карашта болоору талашсыз нерсе. Көп адамдар караандай турмуш менен алектенип жүрүп китең окууну таштады, Ал адамда эч бир окуучулук бийиктик болбайт. Өмүрүндө карандай турмуш менен альшып жүрүп, бир китең окубаган адамдар толуп эле жатат. Аларда кайдагы окуучулук сыпат, битийиктик болмок эле.

Эми кепти бул китең жөнүндө айтайын. Биз совет учурунда төрөлүп ошонун тарбиясынын негизинде чоңойдук. Ал учурда ата -бабанын санжырасы, же ислам дини жөнүндө эч бир түшүнүгүбүз болгон эмес. «Дин бул- адамдын башын айлантыкан апийим» деген таризде чоңойдук. Же болбосо ислам дининин төгүнгө чыгарган атеизим деген окуу болгон. Совет доору урады. Ата бабанын санжырасы кайтып келди. Мурун санжыра ацткан кишилерди өзүмчүл адам дечүбүз. . Ал эми куран окуп, намаз кармаган адамда түшүнүгү жок эски адамдар деп эсептеер элек. Чындыгында андай деле эмес экен. Ата бабанын санжырасын билип алсан, ал деле сага жаман болбайт тура. Ислам дини менен жүрсөң тарбияң жакшы болуп, жаман ишке барбайт экенсин. Бул жерде мен эмне үчүн санжыра керектигин кыскача баянда-

дым.

Эми мен тее береги 1990-1992 жылдардын тегерегинде кол жазма менен айылдаштарыма эки китең тараткам, экөө тең ыр китең эле. Айрым жердештер аны окуган чыгаар. Кээ бир жазуучулар туулган жери жөнүндө чыгармаларында та-кыр кайрылбайт десе болот, алардын киндик каны тамган жери жөнүндө бир-эки эле ыры болот. Ошого туулган жер жөнүндө чыгарма жаздым деп каниет кылып, корстон болуп жүрө берет. Мен андай кылганым жок туулган жер жөнүн-дө төрт китең жазайын дегем, буюрса үчөөн жазып бүттүм. Аларды кемчилдигин карап көрүп, ондоп чыгара берсе бо-лот. Ал китеңти кээ бир адамдар окуптур. Ырахмат. Китең болгондан кийин анын кемчилдиги болбой койбайт. Кандай чыгарма жакшы жаралат. Китең жазган киши ётө көп окуган, окумал адам болуп, көп әмгектениш керек. Жашоо жөнүн-дө көз карашы болуп, ой жүгүртүүсү тунук, терең түгөн-бөгөн мээнеткечтиги керек. Жөнөкөй адамдар сезе албаган нерселерди сезип турушу талап кылышнат. Жалгыз эле кыр-гыз китеңтерин эмес, тиги жакта дүйнөлүк адабият турбай-бы. Ошолор менен аябай терең тааныштыгың болушу абзел. Кыргыз адабиятын жаралгандан берки китеңтерди окуп чы-гыш керек. Ошондан кийин гана кичинекей айылды төрт ки-тең кылып жаза аласың. Эгерде дүйнөлүк алабиятты билбе-сен әки-үч ыр менен эле бүтүп калаарың бышык, ары жак-та оргуган кенчиң болбосо эмнени жазмак элең. Түгөнбө-гөн жазма өнөрүң болбосо, бир барак кагазды толтуруш де-

ле азап болуп жатпайбы. Дагы бир маселе. Эми китең кандай жазылды анын тағдыры ошол жактан чечилет. Бул эң эле жооптуу суроо. Мен кээ бир адамдар менен ангемелештим алар айтты: « Бизди өтө аз жазыпсың, көп жазышың керек эле, тигил шонқолорду мактай берипсин, андай болбойт. Бүтебайларды макташың керек болчу, баланчаны эң эле аз жазыпсың, эмне үчүн китебинди мага бербейсин? Жана башка ушундай ойлор көп айтылды. Шоңко, уралы туугандарыбыз деле биздей адамдар, аларды деле мен көп мактаганым жок. Болгонун эле жаздым. Эми бүт баардык адамдарды мен кантип жазып чыгам, анда китең болбой калган жатпайбы. Андай болушу мүмкүн эмес, балким кээ бир омоктуу адамдар жазылбай калгандыр аларды кошсок болот. Мен айылдаштарымы Акаев менен Бакиевдин азаптуу учурунда жаздым. Ал учурда адамдар айлы жөнүндө ыр жазуу эмес ачкалыктан курсагымы кантип тойгузуп тириү калам деген абалда болчу. А мен ошол ачкалыкта ун жок, нан жок кезенде кубануу менен жердештеримди ырга сала бердим. Биз ал кезде жарыбаган кичинекей маяна үчүн арак, ун, шекер, чай алыш калганбыз мындай азаптуу абал бир канча жылдарга созулду. Ал кезде заман оңолбой эле онкосунан кеткен учур болду. Акыры эки желмогузду өлкөдөн кууп чыгып, эми кичине заман оң жолго түшүп келатат. Ал кезде каражат жок айылга да баруу мен үчүн тозокко турду. Мындай кезде адам-адамды, тууган-тууганды карабай, байлыгы бар кишилерди айланчыктоо башынан эле келе жаткан көрүнүш эмеспи. Анан мен

кантип ар бир кишиге китеptи таратып берем. Дағы ошон-
чо убактымы коротуп, машинкага басып бергениме ыраазы
болсун. Ал китеptи алган кишилерден же, окуган адамдар-
дан деле эч бир кымындай жакшы сөз уккан жокмун. Бирөө
дағы ырахмат айткан жок, кайра көө албай аты калган жа-
тат деп, текеберсинет.

Ар бир адам өзүнчө тарых, санжыра ошол үчүн колдон
келишинче анча-мынча болсо да ошолордун образын берип,
келечекке сактап калайын жердештерими ырга салайын де-
ген эле ой.

Убакыт өтөт замандар жылып, адамдар картайып жок бо-
лот. Ошондо кийинки муун окуса деген эле ой турат. Миса-
лы биз мурунку адамдар жөнүндө эч нерсе билбейбиз, ба-
арын унуттук, анан биз дағы ошондой болуп унутулуп кала-
лыбы. Менин балалык күнүмдө элесиме сонун адамдар эске
келет. Аларды биз таптай калдык, Бир жашап өттү, бүттү
кетти. Кимдин ким болгону бизге белгисиз. Андай болбойт
го. Чыгармада баардык адамдарды чылгый мактай берүү жа-
рабаган иш, ага эч бир адам ишенбейт. Ар бир чыгармада
тарбиялык маани-маңыз болуш керек, кийинки муун мурун-
ку муундун жаңылыштыгын кайталабай жакшы адам болуш
керек, ошол керек болуп жатпайбы. Мен чыгармада эч бир
адамды жамандайын деген оюм болбоду, анын мага кереги
да жок, болгону ирония, күлкү үчүн кичинеден чымчып өт-
түм. Ал эми кемчиликти айткан аты жок ырлар бар алар жал-
пыбызга сабак болот, ошол үчүн ошол кемчиликти кайтала-

бай жакшы адам болушубуз керек болуп жатпайбы.

Ошондой эле китептин аяккы бетинде Беккулу атанаын үч уулунун тукумдары жазылган тизме толугу менен киргизилди. Анда кемчиликтер бар кыргызда көч бара-бара түзөлөт деген асыл сөз бар эмеспи. Балким кәэ бир адамдар тизмеге кирбей калган же туура эмес жазылган. Ошондой болсо да негизги тизме жазылды аны ондоп алууга болот. Кимдир бирөө ошону ондоп, толуктап, тууралап берсе гана. Анын атына ырахмат айтып, китепке киргизип коёт элек. Тизме эмес китеби жок, а деген санжырасы жок кыштактар толуп эле жатпайбы. Аларга жети атасын, жети атасын санжырасын билүү адамдык парзы эмес, аларга мындай ишти аткаруу кандай азап тозок. Муну бел байлаган киши гана аткара алат эмеспи. Ал эми китеptи окуп алып, «мындай тигидей» деп айта берсе болот. Ал өтө женил. Жазганга караганда ооз эки сүйлөп сынdagан алда канча жүз эсе оңой эмеспи. Керек болсо алар бул китептин кимге кереги бар эле деген ойду айтышы ыктымал.

Эми санжыраны окуу маселеси. Бизде деле кыркка чукулдап калган адамдар да жети атасын билбей жүргөндөр көп эле. Бар. Жети атасын сурай келгенде «биздин атабыз чымчык эмес беле дейт. Баса Торгой ата бар эмеспи» дейт. Ал адам «Сенсиң менин торгоюм» деген ыр бар эмеспи. Ошону эстеп, ошондон ал ата-бабасынын атын эстеп жатат. Жети атасын чымчык аркылуу элестетип алган. Кәэ бири айтат «Кара көйнөк биздин эченчи атабыз» дейт. Бизде кара

кейнөк деген атабыз болгон эмес. Өзүнүн ата-теги жөнүндө өч бир түшүнүгү жок. Алардын жети атасын билүү, билбөө өз эрки өз маданияты, же билбесе билбей эле койсун. Бирок өтө улгайып калган адамдардын эсине жети атасын билүү парзы сөзсүз эсине келет. Ошол улгайып калган учурунда санжырага кызыга баштайт. «Мен ким элем, ким болдум?» деген ой туулат...

Эми экинчи китеп жөнүндө баян кылайын. Китеп Ырыс-кан атадан Беккулу атанын уулдарынын Көндөй жерине көчүп келгендингин ыр менен баяндап бердим. Жаш келечек муундар ошол санжыраны да билиш керек. Ошол үчүн ал санжыра да.

Бул үч китептин жаралышына кызым **Жылдыз Абаки-рованын** эмгеги аябай зор. Китепти баштан аяк редакциялап, уйкаштыгын келиштире көркөмдөп, толуктап ондоп чыкты. Эгер анын эмгеги болбосо олдоксон уйкаштыгы жок бир китеп болуп калмак. Китептеги көп керексиз нерселерди такыр алыш таштады. Ошондон кийин ушундай китеп жаралды. Ата: «**Сизде музыкалык слух такыр жок ошол үчүн ырларыңыздын уйкаштыгы өтө начар**» деп, мени уяткарып, аябай ондоп кемелине келтирди. Мен ошондо уялыш ыр жазбай эле койсом дегем. Бул китептерге дагы **Айгүл Жүзөнованын** эмгеги зор ал үч китепти карап кайра-кайра ондоп чыкты. Ал: «**Олдоксон жазылган ырды өч ким окубасын**»— деди. Алардын эмгегин айта кетпесем болбойт. Ал эми баардык чыгармаларымды компьютерге ба-

сууда кичүү уулум **Автандил Абакировдун** эмгеги аябай зор болду. Эгерде ал болбосо, менин ишимиде кенедей жылыш болмок эмес. Анда ак кагазды карап жалдырап отура бермекмин. Ал бала кезинде жумуш иштеп, өзү кампьютер сатып алып, анан ишке киришкен. Менин чыгармаларымды жаза баштаган.

Муну жазыш үчүн көптөгөн санжыра китепти окуп чыктык. Баса үч китепти тең эчак эле тее илгери жазбадым беле андан бери канча замандар өттү. Андагы төрөлгөн балдар отузга чукулдап баратат.

Эми сөздү узарта бербейин калганын кийин сүйлөшө жатаарбыз. Баса бул китептеги жана өткөн китептеги кемчиликтерди айтып, же жазып берсөнөр дурус болгон турат. Себеби ал кийинки чыккан чыгармада кайталанбаса болду.

Мен дагы эмнени айтайын дедим эле, мен улгайдым чачым ак чалды. Айлым үчүн Беккулу атанын тукуму үчүн колдон келе турган санжыраны жазып бердим. Алар ата-тегин билип, туулган жерин сүйүп, жашасын дедим. Колуман келген китептерди жазып бердим. Аларды көп китең кылыш чыгарыш өздөрүнүн эрки. Мен эч нерсе айта албайм. Санжырадан башка дагы менин көп иштерим бар: ырларым, жомокторум, поэмаларым, сатираларым, учкул сөздөрүм, муғалимдик чыгармаларым, достук тамашалар жана башка толуп-толуп жаткан эмгектерим. Кээ бир жерде мындай чыгармачыл кишилиерди эли колдойт экен бирок менин ага көзүм жетпейт. Анан тигил санжыраны чыгартып алыш алардын өз

эрки. Ал болбосо, мен жазып берген машинка менен басылган кол китеptи окуп жүрө беришсін. Менин тилегім ататегін билсе болду, андан башка нерсени деле каалабайм. Ал эми рухий маданиятын, байлыгын жогорулаттуу ар бир адамдын өз иши.

Беккулу атанын урпактарына арналат АК БАТА САПТАРЫ

Артыбызда калдайып
Тескей бийик тоо турат.
Алдыбызда бет жайып,
Атактуу күнгөй бу турат.
Үстүбүздө көрүнүп,
Төбөсү бийик көк турат.
Аяк жагы көшүлүп,
Төшү түктүү жер турат.
Эки тоонун ортосу,
Элете пейпил жашаган,
Берешен жана бай келген,
Бек атадан тараган,
Көп учурду турактап,
«Көнөчөк» айлы бу турат.
Ата баба арбагы,
Айдындуу элин коргосун!

Элинин пейли ток болуп,
Эгем өзү жылоолосун!
Маанайын бай жараткан,
Мал жаны бар болсун!
Кыртыштуу жерден чогулткан,
Кырманына дан толсун.
Сапырылтып бышканда,
Сабасында кымыз болсун.
Сайроонунда жарышып,
Сабалаган суу аксын.

Очок эне алоолонтуп,
Коломтодон от кетпесин.
Жолдошубуз кыдыр болуп,
Жолубуз ичкербесин.
Байгамбардын батасы,
Бай менен жалчыга,
Байымы болуп бир тийсин.
Чогултуп баккан койлорун,
Чолпон ата колдосун.
Камбар ата карышкырды,
Кабаланда жолотпосун.
Баба дыйкан, Жер Эне,
Ата турган танды тоссун.
Ага- тууган арыздашпай,
Ар дайыма бар болсун.

Кыйын күндө оомат келип,
Кырсык капшап жолобосун.
Куу турмушка бир келдик,
Курсагыбыз ток болсун.
Кыдырып жүргөн көндөйдү,
Кыдыр Алей Салам бар.
Жаралгандан ак үмүт,
Жар болуп жалгашаар.
Жаман ойлуу жоголсун,
Жакшылары көп болсун.
Урмат күтүп ата-энэ,
Уул үйлөп, кыз чыгарсын.
Улууларын кадырлап,
Уул-кыздары сыйласын.
Эчен кылым келаткан,
Элиnen бак тайбасын.
Айдыңдуу элде аты бар,
Арбактар тынч уктасын.
Арсыз бала жаралып,
Атага наалат кетпесин.
Кары-картаң чалдардын,
Каргышынан алыс кылсын.
Атадан жалгыз түяк бар,
Андан тукум улансын.
Энеден ырыс кетпесин,
Эңсеген ойго тез жетсин.

Атадан ыйман кетпесин,
Арбакты дайым эскерсин.
Жамандын капшабы,
Жаамы журтка тийбесин.
Жакшыны кудай колдосун,
Жашоодо аман бар болсун.
Арып ачуу жоголсун,
Ачка пенде болбосун.
Ак эмгек менен жашайлы,
Бирөөнү кор кылбайлы.
Карынын баркын сактайлы,
Жаштардан ыйбаа кылалы.
Бөтөн эл тынчты албасын,
Жергеме сук артпасын.
Бугу эненин арбагы,
Уул -кызына жол ачсын.
Торгой ата айдыңы,
Тополондо сактасын.
Беккулу ата арбагы,
Бекемиреек чеп болсун.
Үч атадан жараган,
Көгөртүп бак сайган,
Көндөйүбүз бар болсун!
Көөнөрбөй аман жашасын,
«Көнөчөк» эли дагы аман!
Түшүккө салбай бу элди ,

Түбөлүккө бар болсун,
Түбү түктүү жер аман!
Жылдыздуу бу элди,
Жылган булут колдосун.
Көп үмүттү бул элди,
Көкө төңир коргосун!
Айлыбыз менен бир болуп,
Айдан аман чыгалы!
Жылдыздуу ойду жылоолоп,
Жылдан аман чыгалы!
Жараткан Кудайым,
Жалгамак сизден!
Кааданы күтүп,
Кабыл алмак бизден.
Оомийин!!!

Өмүр чиркин кыйма-чийме жол болот
Далай издер бүйткаларда жоголот.
Жашоо безет, аны менен жол оошот,
Кеткен убак кайра бизге жолобойт.

Өмүр кайык толкундарга кезигип,
Өткөндөрдү эскергенге кез келип...
Баяндаган баскан жолун бабанын,
Бул китебим болуп калаар эстелик.

Сапар келип нени таптым жолумда,
Чирик дүйнө жыйыш үчүн келдимби.
Же болбосо бок курсакты тойгузуп,
Алкымды ачып күчтү үрөй бердимби.

Эмне кылдым, нени бердим өмүргө?
Өткөндү эстеп мурункуга кайрылам.
Аткардымбы калчу ишти көңүлгө,
Ал суроого жооп айта албай айбыгам.

Тоолордо түн. Карапынын койнунан,
Толкуп-ташып күүсү угулат комуздун.
Акун ата чоң комузчу өттү эле,
Анын тапкан шаңгыр күүсү болбосун.

Комузчубуз черте берсин комузун,
Кылым күүсү биздерди жылоолойт.
Күүлөр, күүлөр бийиктикке оболойт,
Беккулу уулу андан баян козголот.

Жалгыз атчан жолочу,
Тешик Көлдө келатат.

Тепчиң өтүп кыяны,

Темине атын камчылайт.
Жабыгып ырдап үн созуп,
Жамагын төгүп баратат.

Бу өмүрдүн өзүндө-
Ар бирибиз жолочу.
Жолду улап сапарлап,
Жомок таштап кетебиз.
Жол жүрүү оор экенин,
Жол нугунда сезебиз.

Арымдуу ушул жашоодо,
Ар бирибиз обончу.
Обого чыгып кайкыган,
Обон таштап кетебиз.
Айдындуу өмүр жаркыган,
Ар бирибиз комузчу.
Күн нурундај калкыган,
Күүнү таштап кетебиз.

Кайран өмүр бир келип,
Карааны учат калкылдал.
Жашообуз майда нерседей,
Бош кетпесин аңгырап.

Салт атчан жолочу,
Жар кыяда баратат.
Алдындағы боз жоргосун,
Ашыга улам камчылайт.

Эң бириńчи өз атаң,
Андан кийин чоң атаң.
Баба деген үчүнчү ата,
Бул жагын сұрүп тектасаң.
Буба деген төртүнчү ата,
Мұная кепти баштасаң.
Муштум деген бешинчи ата,
Кубарың болот алтынчы ата.
Кубанып кепти тектасаң.
Жогортон кепти таштасаң,
Жото болот жетинчи ата.
Себепсиз сөз козголбайт,
Сегизинчи ата жете болот.
Байыртадан келаткан,
Бабалар сөзүн барктаң ал!
Жети атаңы билип кал!

*Тұпқұ атабыз Беккулу,
Тұгөл кыдыр даарыған.*

*Улууларды түүрагам,
Улама кепти улагам.*

Эл башчысы Элеман,
Эзелкиден сурагам.
Калк атасы Калкаман,
Карыдан баян улагам.
Эсөлкилер өтүп кетсе,
Эми кимден сөз сурайм?
Карылар небак жол кетти,
Кандай кылып сөздү улайм.
Акындын пири Сары кыз,
Сары кыздан сөз сурайм.
Сап-сапка тизип сүйлөмдү,
Саргара жортуп жол улайм.
Теректин пири Байтерек,
Бизден сизге ким керек.
Теректей бой бергенче,
Теменедей ой керек.
Сапар кеткен жолочу,
Саргара жортуп берилейт.

Сабалатып тарыхтан,
Санжыра айтып чал келет.
Малдын пири Малабай,
Байыркы Көндөй малга бай.

Малын союп жебесе,
Көнөчөк эли жардыдай.
Жердин пири Жер Эне,
Жергебиз гүлдөп турса ээ.
Кылымга тынчтык уланып,
Кылкылдап бакыт консо ээ.
Элдин пири Элеман,
Элге бакыт консо ээ.
Той берип журт кубанып,
Токчулукка батса ээ.
Жылкы пири Камбар ата,
Жылкычы алыш атакты,
Жылгага кабар таратты.
Жылдыздуу уулдар төрөлүп,
Жылдарга жышаан таратты.
Кийик пири Кайып Берген,
Кайып Берген сак мерген,
Жандыкты ата бербестен,
Жалпыга бакыт тилеген.
Жаамы журтка бакыт тилеген,
Жамаке мерген сак мерген.
Күштүн пири Буудайык,
Курбудан атын желдирип,
Күш салган калаар кубанып.
Кищи пири Адам Ата,
Адам Ата колдосун!

Ар дайыма жар болсун!
Үндүн пири Камбаркан,
Ыр, күү кылым арыткан.
Кымбат күүнү уккандар,
Кыйлага эргип кубанган.
Кайта уксак деп суранган.
Бакыттыкы Кыдыр Иляс,
Беккулу уулун колдосун!
Бакыттын өзү жар болсун!
Баланыкы Умай Эне,
Бешик термейт Жер Эне
Бешенеси жайнаган,
Балдар толсун жергеме!

Байыркынын учкул ою,
Бабырата уланган.
Суунун пири Сулайман,
Бизден эмес кудайдан.

« – Бугу эне тирүү»

Баатыр Балбайдын сөзү.

*Качкынбай Осмоналиев. «Көчмөндөр кагылышы» де-
ген романынан*

«Беккулу атанын талы колдосун. Оомийи»!!!»

Темир –Канат айлынын бата тилегендеги ыйык сөзү.

Сан жылкылуу Сарыбай,
Мин жылкылуу Каптагай,
Биздин Бугу четте бай,
Алты Басаар Тагай бар,
Кара Көйнөк Канай бар,
Союл чабаар Саяк бар,
Көл башында көп Белек,
Көбүндө жылкы көрөсүн,
Канимет кылып жөнөөрсүн,
Каяша кылсаң өлөөрсүн!

Солтобай төкмөнүн ыры К. Осмоналиев. «Көчмөндөр ка-
гылышы».

**« Тондо Темир-Канатта Кара көйнөк аттуу кайын-
дарым бар эле. Капканчы Ысабекке** карай аттандым.
Анын аңчылык ирети келип, Суусардан өйдө байланып тур-
ган учуру экен.

**А. Акматалиев « Баба салты, эне адеби» деген ките-
бинен.**

Өткөндү унуткан киши алдыны ойлобойт,
Адам өткөнү менен келечегин боолголойт.

Эл макалы.

«Өткөндү унупта, ал келечектин окуучусу».

Кытай Эл макалы

«Акмактардын акмактыгынан, жакшы адамдын жакшылыгынан үлгү менен окуучуларга билим пайды кылат. Жүрөгүндө оту бар жигиттер тарих билүү керек. Тарых билген адамдар мурунку өткөндөрдүн ал абалын көргөн сыйктуу билет. Тарых окубаса, гезит көрбөсө, илими болбосо, атасынын башын билеби!»

Османалы Сыдыков

Кыргыздын агартуучусу, улуу тарыхчысы

Билимдүүнүн билими жугат,

Билимсиздин чириги жугат.

Эл макалы.

Адам деген өмүр сүрбөйт түбөлүк,

Бабалардын баскан жолун сүрөлүк.

Анда-мында кобураша калганда,

Аталардын атын айта жүрөлүк.

АТАЛАР АТЫН СҮРГӨНДӨ

Аталардын баянын

Азыр айта баштайын.
Айдындуу тоодо мал баккан,
Алаш менин чоң атам.
Андан аркы бабабыз,
Акылман Көлөй карыя,
Кеби элге жарыя,
Кеменгер Көлөй карыя.
Сөзү элге жарыя,
Сөзмөр Көлөй карыя
Аңгемем ары уланат,
Көндөйгө келген уулдары,
Көөнөрбөс атам Баястан,
Баястан эмес Бай арыстан.
Ушуларды айтайын деп,
Ойлонуп турдум жанатан.

Андан ары калтыrbай,
Аңгемемди узартсам,
Дагы-дагы кеп айтып,
Дайнымы айтып уласам.
Каадалуу элден даңк алган,
Кара көйнөк аталган.
Жыргаланда жашаган,
Жыгачтан уук жасаган,
Жылдыздуу атам Бүтөбай.
Берешен жана бай келген,

Берки атабыз ушундай.

Уңгусунан калbastan,
Уламалар уланат.
Сабалаган жылкыдай,
Санжыралар куралат.
Айдындуу уулдар тараган,
Атагы элге даңталган.
Аркы атабыз Беккулу,
Ақылдуу адам атальп,
Айта жүргүн ушуну.
Карааны тоодой көрүнгөн,
Кагылайын жан курбу.

Дагы эмнени айтайын,
Дайныман кабар тактайын.
Эл башкарып тың чыккан,
Эрөөлдө туруп кармашкан,
Торгой деген атанын,
Тоодой болгон атагын,
Топ-тобу менен айтайын.

Куржунга салып алыш барган,
Кужулдагы чuu жарган.
Куржун деген атанын,
Батыра кетем атагын,

Баштап жазган ырыма,
Бабамдын жалгыз баласын.

Абалтадан келаткан,
Аңгемемди улантам.
Аркы атабыз Төрөкочкор,
Аталар жолун уланткан.
Бабабыз болгон Жамангул,
Эл багаар эле анык бул.
Андан ары Алсейит.
Анан дагы Мырзакул.
Айтайын деп баштаган,
Аңгеменин жайы ушул.

Бабалардын баянын
Бабырап айта баштайын.
Эч бир жерин ката айтпай,
Элестүү болсун баяным.
Тайсалдабай түз айттым,
Мен айтпасам ким айтат.
Санжыра билген киши айтат.
Калыстыкты так айтат,
Каада билген киши айтат.
Бабабыз болгон Орозбак,
Кыңая баскан мойну ийри,
Өңү сары, сөз билги,

Кылымга кеткен атак даңқ,
Кылжырдан баян такталат.

Аркы Тагай атабыз,
Айбаттуу болгон эр болгон,
Эр уулу менен тең болгон.
Канча жоого намыз бербей,
Кадимки жолборс берендей,
Кармашта элин коргогон,
Өзгөгө намыс карматпай,
Өз элине чеп болгон.

Атанын эгиз уулдары,
Агуул жана Куул,
Алардан тукум уланган.
Аңгеме айтам булардан.
Агуул биздин атабыз,
Алыста калган бабабыз.
Абалкыны жакындатып,
Алардан баян айтабыз.

Ак карлуу тоодо төрөлүп,
Атак даңктан чеп курган.
Душманга бербей намысты,
Туу алдында бек турган.
Кооптуу жерде алышып,

Коогаланда чабышып,
Атанын жалгыз баласы,
Сыйлап көзгө басаары,
Доордун айтып тарыхын,
Долон бий өткөн дүйнөдөн.

Аңгемемди ары улайм,
Андан аркы атабыз,
Кыргыз-кыргыз болгону,
Кыргыз атка конгону.
Тайган эмес ырыстан,
Аркы атабыз Ырыскан.

Каадалу өмүр өтөгөн,
Карабагыш, Акбагыш,
Анан дагы Чоңбагыш
Акбагыш биздин атабыз,
Удеге менен кармашкан,
Намысты коргоп калмактан,
Нарктуу жолдон тайбаган.
Эли-жерин коргогон,
Элес айттым ошондон.
Кыргызды кыргыз кылып,
Кылымдар боюу сактаган.
Баян козгойм кайтадан,
Байыркы ата бабамдан.

Аркы атабыз Үрүмчү,
Айдындуу баян оболойт.
Ата-баба тарыхын,
Айтканым сонун кеп болот.

Мен булардын аттарын,
Санжырадан окугам.
Качанкыны кеп кылган,
Карылардан көп уккам.
Ушундайбы, башкабы,
Чын баянын ким билет.
Качанкы кеткен тарыхты,
Карылар аны эскерет.

Санжыраны билбegen,
Сай-сайда калып жоголот.
Жети атасын билбegen,
Жетип уул деп кордолот.
Ушуну менен бул айтаар,
Учкай кебим токтолот.

Сөз

*Хан бектердин каттаалдыгын айткан сөз,
Качанкы бир байыркыдан калган сөз.
Бал-балдардан балбылдата күү чалып,*

Бабалардын баянын айткан дагы сөз.

«Ыр –сөздүн падышасы»

Элден

БАШКЫ СӨЗ

Тоолрдогу гүлдөрдү,
Топ-тобу менен чогултам.

Коолордогу гүлдөрдү,
Кооздугун карап отурам.

Алардын алыш көркүүсүн,
Жердештерге көрсөтөм.

Жергемдин көркөм экенин,
Жетине албай сөз бөлөм.

Кыргыздын асыл ойлорун,
Кымбаттарын чогултам.

Даана жазып бабаларды,
Дастан кылып отурам.

Аңгемем жакшы, жаманбы,
Аны билбей чочулайм.

Дастанымда баары бар,
Кайтыш болгон баба бар.
Кадырлуу өткөн кары бар,
Саймединеп токтобос,

Санжыра айткан адам бар.
Каада күтүп мал баккан,
Кадимки Сыдыш абам бар.
Жанында аны ээрчиткен,
Жапас деген агай бар.
Үйрүнөн қалбай келаткан,
Үсөнбай байкем дагы бар.

Эр эңиште байге алган,
Эчен-эчен шерлер бар.
Жумурай журтка таанымал,
Жумакадыр аба бар.
Койсойбостон Канай бар,
Дөөдөй болгон бу да бар,
Дайын айтып отурсам,
Дагы канча жандар бар.
Атагы чыгып данқталган,
Шоңколор багып мактаган,
Чоң жарышта байге алган,
Ала байтал күлүк да бар.

Дастанда баары бар,
Арпа Тектир, Ат Жайлоо,
Агалар баскан айдың бар.
Кара Каман, Чатыр Таш,
Каадалуу жайлоо Сорок Таш,

Алды жагы Калак Таш,
Жамырап өткөн жалын жаш,
Жалын өмүр кайрылбас,
Жайнаган сонун жерлер бар.

Окугандар дастанды,
Баардыгына кабылат.
«Жараткан кудай алла»— деп,
Жан дүйнөсү жаңырат.
Көрүнбөй кеткен бабанын,
Көбүн эстеп жаш алат.
Окугандар дастанды,
Кең дүйнөсү ачылуу,
Бапырап өткөн таалайлуу,
Балалыкка кабылат.
Баё кезин сагынат.
Көөнөрбөс жерге тартылып,
Көзүнө мөлтүр жаш чаят.
Аралаган дастанды,
Туулган жерге тушугат,
Ата-баба сапар өткөн,
Адырларга жамгыр төккөн.
Кайрылбай өткөн мезгилге,
Бу дастан сени жолуктурат.

Туу жондордун сүйкүмүн,

Туулган жердин наз гүлүн,
Тунжураган айлуу түнүн
Көрсөтүп жүрүп отурат.
Атыр жыттуу абасына,
Ак кар баскан аскасына,
Айдың көлдүү жактарына,
Азгырып жүрүп отурат.

Жон-жондогу чабандын,
Жети атасын таптырат.
Күлүктөрүн жарышта,
Күйүктүрүп айдатат.
Кара- Каман, Чатыр-Таш,
Каадалуу жакка алпарат.
Карыга баян айттырат.

Дастанда баары бар,
Айдындуу Акун атага,
Алпарып комуз черттиret.
Майданда өлгөн эрлерден,
Маанилүү маек эшилтет.

Бул дастанды жаратуу,
Кыйын болду мен үчүн.
Уйкусуз өтүп кетти го,
Учурунда далай түн.

Жакын эле жердешимдин,
Жадымда жок аттары.
Эчаакы өтүп кеткендердин,
Атын билбей чаташтым.
Жазбайын деп дастанды,
Жаратпай айрып таштадым.
Жан дүйнөм тынчтык бербеди,
Жабыгып кайра баштадым.

Ошентсе да акыры,
Жашып кээде кайгырып,
Жазып бүттүм дастанды.
Издегеним не болду,
Ийгиликтер болдубу?
Дайындуу нерсе таптымбы?
Дастанга нелер катталды,
Эмнелер унут калды,
А эмнелер кирбей калды,
Анын баары такталаар.
Акыры жүрүп отуруп,
Биз иштеген ишибиз,
Жараткан кут кондуруп,
Жакшы жакка айланаар.

Ушуну менен силерге,
Айтаар сөзүм токтолоор.

Кайран өмүр бир кезде,
Кайып сыйып жоголоор.
Бирок дагы жаштар бар,
Арткы жакта бакыт бар,
Жараткан деп дастанды,
Жазылды деп баардыгы,
Жайнаган ушул убактар,
Улама кез учурлар,
Айтылып далай кеп болоор
Унтулуп жоголбоор.
Канат кагып кыраан күш.
Бийиктикке оболоор.

«КЫРГЫЗ» ДЕГЕН АТ КАЙДАН КЕЛГЕН»

Калайманчыл башынан

Кара курттай жайнаган.
Кара кытай, калмакка,
Кайраты менен тең болгон.
Чамасы кетип, чарк кетип,
Чабышкан оң болбогон,
Кырларда атчан ойногон.
Кыргыз деген эл болгон.
Кыр кезип жерди жойлогон.
Кырды кезсе ушул эл,

«Кыргыз» деген ыйык ат,
Чыккандыр балким ошондон.

Кыргыз элдин Манасы,
Хан ордосу Таласы,
Кыргыз Ата жолун улаган,
Кулалы таптап күш кылган.
Курама жыйып журт кылган.
Тели күш таптап күш кылган.
Тентигенди жыйып журт кылган.
Кылымга атын чыгарып,
Кырк урууну кураган,
Кыр-кырлардан жоо кууган,
Кырк уруудан-кыргыз аты,
Чыккандыр балким ушундан.

ТҮРК АТАНЫН ДАРАГЫ

Сен байыркы түрк атанын тукуму экенинди унут-па!!!

Ага кайсы элдер кирет.

1. *Күмүк, Башкырт, Казак, Каракалпак, Ногой, Кыргыз, Хакас, Алтай, Шор, Шулум, Кара уйгур, Тува, Тара.*
2. *Уйгур, Өзбек, Якут, Авар, Сак, Скиф, Көк Түрк, Хун, Болгар, Хазар.*
3. *Чубаш, Балкан Түрктөрү, Гагуаз,*

Түркмөн, Түрк, Азербайжан.

*Татар, Карабай, Балкар, Карайым, Кыпчак,
Урум...*

«Кырларда, кайындардын бетинде,
Тамга жокпу кыргыз балта чаппаган.
Өзөндөрдө, жылгаларда, сайларда
Кыргыз жокпу кыргын болуп жатпаган».
Байыркы кыргыз эл ыры.

БАБАЛАРДЫН ЖАНЫРЫГЫ

(уламыш)

Эээй...

Эл жеримде айтылган,
Эзелкинин жомогу,
Эстеер киши болорбу.

Эээй...

Байыркынын жомогу,
Байыркы биздин бабабыз.
Эне Сайды жайлаган,
Ээн жерде жылкыны,
Элкиндеп байлаган.

Эээй...

Ошол кезде бабабыз,
Оролмо Тоону жайлаган,
Оролмо Тоонун бетине,
Оролтуп жылкы айдаган.
Арылдап өтүп кетиптири,
Андан бери көп заман.
Айдындуу элдин жомогу,
Атадан өтүп балага,
Жарыя болуп кетиптири,

Жалпы журттун баарына.

Эээй...

Санай, санай отурсам,
Сандарды кошуп толтурсам,
Санат жеткис жыл өткөн,
Сайлуу өтөктүн өзүнө,
Сабалатып жаан төккөн.
Сап-сабын айтып тарыхтын,
Санжырачы киши өткөн.
Аңгеме айтып баягыдан,
Акылман кары чал өткөн.

Эээй...

Ар түркүн ыр түзүп,
Амалдарды туурадым.
Бабаны ырга айлантып,
Байыркыдан курадым.
Бабын издеп сөз курап,
Башталмасын уладым.

Санжырбыз жазылган,
Китеpterди карадым.
Абалкы өткөн бабанын,
Атын улам тактадым.
Кемчил болгон жерлерин,
Кээсин чийип таштадым.

Байыркы биздин бабаыз,
Үрүмчү аркы атабыз,
Эчкилүүнү жайлаган,
Этектен жылкы айдаган,
Ээр белдей белесте,
Элин коргоп жашаган.

Душман менен бетме-бет,
Далай болуп кармашуу.
Эл, жер үчүн күйүнүп,
Эркиндикти талашуу.
Бирде бийик көкөлөп,
Жанып учуп эрдиги,
Аларды айтып отурсам,
Айдындарды тактасам,
Ачып-жуумп колду санасам,
Бири чын да, бири калп,
Айтылганды тактасам,
Долон биздин атабыз,
Доордон кабар айтабыз.
Ошол жакта көп сөздөр,
Окуялар болжолдор,
Жобур кептен оошкондор,
Жоболондуу жомоктор.

Улуулардан калган сөз,
Уламада айткан сөз.
Карылардан калган сөз,
Калкамандар айткан сөз.
Ким көрүптүр мындайды,
Кийинки ырлар такталды.
Улуулар бизди үйрөттү,
Улама тарых айтканды.
Абалкынын баянын,
Айткысы келет жаш кары.

Уламадан кеп айтып,
Улаганбыз сөз жазып,
Куу атчан жолочунун,
Курсагы ачты азық жок.
Тамашалап жараткан,
Тагдырда деле жазык жок.

Ушул эркин тоолордо,
Укмуш-укмуш хан чыкты.
Калың жургту башкарып,
Кайратынан жан чыкты.
Ошол хандын сонкусу,
Ойротко даңкы угулган
Уланып далай кеп кеткен,
Урматтуу улуу Угуз хан.

Жоону женди каратып,
Жоокер жыйды такшалтып,
Арбын жашты өткөрүп,
Кайраты тайып баратты.
Кайтаар күнү жакынбы,
Же дагы азга жашайбы,
Карып калган чагында,
Көргөн экен бир бала,
Анын аты Бөйөнхан,
Бөйөнхандан Чаянхан,
Кылымга аты таанылган
Чаянхандан Кыргызхан,
Санжырабыз ушундай,
Ал күндөн кеп жаңырган.
Асыл жомок угулган,
А береги Кыргызхан,
Кыраан экен согушчан.
Кытилаларга кол салган.
Кыргызхандын тарыхы,
Кылымга аты даңталган.
Үрүмчү деген хан экен.
Үч уулу анын бар экен.
Үйөр белди аралап,
Үч айрылыш жол кеткен.
Үч күлүгү шай экен,
Үч азамат камданат,

Үчөө сапар аттанат.
Үчөөнө үч жол жатат.
Карабагыш, Акбагыш,
Анан дагы Чоңбагыш,
Жунгарлар менен кармашта,
Жуп-жуп болуп тартышта,
Карабагыш, Чоңбагыш,
Кайдадыр жакка кетиптири,
Кабабарын эч ким билбептири.

Калмакка кирип кеттиби,
Катуу азапты чектиби.
Кыр-кыргы айдап коркутуп,
Кытайлар аны ээдиби.
Тууганынан айрылып,
Тунгуюукка сиңип кеттиби.
Тамашалап жараткан,
Тагдыр жолу кантти экен.
Эки тууган аты уйкаш,
Эми алардан дарек жок,
Ал жактан киши келген жок.
Ал кезде болгон кабарды,
Аңгеме куруп кеткен жок.
Атаңын көрү дүйнө бок.
Жунгарлар менен кармашта,
Журт чырмалды азапта.

Эркис жашоо уланып,
Эл тентиди туш-тушка.

Берки атабыз Акбагыш,
Анын уулу Ырыскан.
Ырысканды аркалап,
Кара жанын калкалап,
Тенир Тоого качыптыр,
«Тенир үмүт колдосун»-деп,
Тектүү ата жашаптыр.

Жар бойлогон кара атчан,
Жалгыз бала Каракан.
Атанын жолун улаган,
Адырдан чыгып желдирип,
Алгыр кыраан күш салган.
Эки бала андан бар,
Нойгут менен Ногой хан.
Ногой хандан төрт бала,
Көкчөкөз менен Жакып бай,
Чыйырдын аты калгандай,
Сабалата баштаган,
Санжырабыз ушундай.
Нойгут хандан тараган,
Ноюбас кепти баштаган,
Шыгай менен Акбалта,

Жоого каршы сом балта.
Шык жөндөмү арбыган,
Улама айтам алардан.
Арстан келсе арбашкан,
Жолборс келсе жоолашкан,
Акбалтадан Чубак бар,
Чатагы чыккан ой тоого,
Шыгайдын уулу Чынкожо,
Жердеген жери бийик тоо,
Жердин түбүү Какшаал Тоо,
Нойгут деген эл болгон,
Ноюбас жери чеп болгон,

Андан бери токтобой,
Дайны чыкпай жоголуп,
Далай кылым сзыптыр,
Мемиреп гана оболой,
Мезгилдер жылып учуптур.

Чынгыз хандын чагында,
Ырыскан баба жашаган.
«Кошуулуп бизге келгин»— деп,
Монголдор ага кеп салган.
Каарланган чыбашта,
Калк чырмалган азапка.
Бири куулуп Каңгайга,

Бири кеткен Алтайга,
Дагы бири безиптири,
Дайынсыз чоочун жактарга.

Улуулардан улаган,
Улама кеп уламыш.

Баяндаган бабалар,
Байыркы кепти улайбыз.

Курбалдаш адамдар,
Куттуу кепти улашат,
Байыркынын тарыхынын
Башталмасын сурашат.

Улама кеп, улама кеп,
Улуулардан калган кеп.
Улама кеп улама экен,
Улуулардан сураныз,
Ары улап, бери улап,
Аныгын тактап кетишет.

Абалкы чакты эстешет.

ДОЛОН БИЙДИН

ЗАМАНЫ

Жон жондордо чогулган
Жомокторго келели.

Мындан аркы айтылаар,
Кепке кезек берели.
Качанкы өткөн заманга,
Кайра кайтып келели.

Атаңдын көрү дүйнө күн,
Андан башка не дейли.

Аркы атабыз Ырыскан,
Тайган эмес ырыстан.
Долонбий менен Домбулбий,
Ырыскандан жараган.
Мындан аркы кебебиз,
Ошолордон башталган.
Окуялар ташталган.

Төрөлгөн дешет Долон бий,
Эне Сайдын жеринде.
Аккан дайра жээгинде,
Алкынып аккан чоң дайра,
Арт жагына акпас кайра,
Кылымга кеткен атагы,
Кыргыздын көзгө басаары,
Өзгө жанга чокутпай,
Өз журтун коргоп алаары,
Качанкыдан кабар алып,
Калың элин тактаары.

Санжырада айтылган,
Санат сөзү бир далай.
Эч нерседен тартынбас,

Эстүү жандын укмушу ай.
Бийик бойлуу жайдары,
Бүркүт тумшук абройлуу,
Акылга бай, так айтат,
Жазы мандай айлалуу,
Жаралгандан таалайлуу.

Санжырада айткандар,
Ушул баба жөнүндө.
Учкай кепти чубашкан,
Уламаны улашкан.

Ал кездеги окуянын,
Чын төгүнүн ким билет.
Желип учкан токтобос,
Бийик тоодо жел билет.
Бир билсе жазмышта,
Аны айткан жан билди,
Аңгемени тыңшаган,
Аны уккан жан билди,
Абалата кеп кылып,
Жазмачылар чыгарды.
Жазылбай калган баяндар,
Жазмасы жок сөз калды.

Дололонбий көчүп жүрүптур,

Аркалап бийик тоолорду.
Арымы кенен созулган
Аралап байтак жолдорду,
«Алдыrbайм» деп ант берген,
Аңдып келген душманга,
Ак карлуу Ала Тоолорду,
Ай түнөгөн жолдорду.

Калмактар менен алышып,
Карлуу тоону жайлаган.
Жоо тартышта кансырап,
Жоболондон качпаган.
Акыл-эсти туу тутуп,
Айла менен кол салган,
Айланадан үн салып,
Ак жолборсу чамынган.

Эчаакы өткөн тарыхтан,
Эчен түрлүү кеп калган.
Бир кезде унут калгандын,
Билигин чубап чыгарган.
Ала Тоодо кыргыз эл,
Монголдор менен алышып,
Ат үстүндө чабышып,
Калмактар менен бет келип,
Маал-маалында тирешип,

Манжылар менен алышып,
Ат үстүндө чабышып,
Катарлаша бой салып,
Үйгурлар менен алышып,
Канча бир заман өтүптур,
Кара тоого булаттар,
Калкылдап гана көчүптур.
Андалы өткөн баяндар,
Акыл эсте калбаптыр.
Акыл эсте калса да,
Санат сөзү сзылып,
Санжырачы жазбаптыр.
Ээ...эээй....

Жунгарлар менен кармашта,
Желбегей тон жамынган.
Кажыбас күлүк таптаган,
Кара жорго ат минип,
Желпиништин тоосуна,
Жебедей учуп бат жетип,
Жеринде туулган намыска,
Күтүрөтүп мал күтпөй,
Андан көрө алыстан,
Алыш-бериш дос тапкан,
Каршылаш жоосун жибитип,
Аброй күтүп сыйлашкан.

Аралап бийик тоолорду,
Арка болоор бел тапкан.
Күнүмдүк жерге алкынтып,
Күлүктү тосту күйүккөн.
Күткөн жанды сүйүнткөн.

Айта берсе арбын кеп,
Долонбийдин тарыхы.
Эрөөлдө эл башкарып,
Баласы менен тең багып,
Барктай билчү башканы,
Ушуларды айтайын,
Унат кылып салбайын.
Ээ...эээй...

Колго түшүп калмакка,
Камыгып ал кармалган.
Каардуу бийди жок кылыштан,
Калмак жайсаң тартынган.
Ошол болгон кармашта,
Оң колу болгон жарадуу,
Айдыңы болгон барандуу,
Асыл башы айлалуу.
Өз жери, элин коргогон,
Өчпөгөн аты таалайлуу.
Баштай берсе арбын кеп,

Бабабыздын тарыхы.
Байкатпай өтүп кетиптири,
Байыркынын заманы.
Эээ...эээй...

Андан бери өтүптүр,
Экчеленип көп заман.
Дайындуу журт баянынын
Далайы эсте калбаган.

Ошол кезде кыргыздар,
Эне Сайды жайлаган.
Элкилдеп мал отtotуп,
Этекке коюун кайырган.
Кенейип анын турагы,
Кем эмес эле башкадан.
Мин Суу деген өрөөндө,
Мин жылдары жашаган.
Ак кийизге отургузуп,
Акылман ханын шайллаган.
Кыргыз элдин тарыхы,
Кытайларда катталган.
Кара кытай ханы менен
Катарлаш болуп жашаган.
Ар дайыма алар менен

Алыш-бериш катышып,
Акылдуу иштер башталган.

Ошол кезде кыргызды
Ырыс инал башкарған.
Хан даражасы инал деген,
Ал ысымды эл берген.

Анан дагы кыргыздар,
Жолдун басып далайын,
Түбүнөн өтүп асканын
Мин Суудан, Тенир Тоого,
Жол арытып, көчүп жүргөн,
Салкын төрдө бээ байлап,
Бүт жумушун шай-шайлап,
Адырларда мал айдалап,
Жыргап өмүр өткөргөн.

Анан дагы кыргыздар,
Өтө каарман эл экен.
Башкага намыс бербестен,
Уйгурлар менен кармашкан,
Калмактар менен алышкан.
Баарысына бой бербей,
Аз болсо да арстан,
Он жоокерин бириктирип,

Он башчы деген башкарған.
Жұз жоокерин кошуп алған,
Жұз башчы ага көз салған.
Баарысы тең биригип,
Аскери тұмөн аталған.

Күрөштөрдө кайрат жыйған,
Күчтүү жоого тиш салған.
Аял, кызы каарман чыгып,
Эр жигиттей аттанған.

Эне Сайлық кыргыздарда,
Белгилүү болгон көп адам.
Барсбек каган баштаган,
Бал-бал ташта ысымы,
Байыртан калып жазылған.

Болгон экен бул окуя,
Ата баба баяны.
Абалқылар кайрылбай,
Андагылар артта калды.
Санжыраны сабалатып,
Санаганга сөз керек.
Андан башка айтканга,
Акыл жана ой керек.

Эне Сай суусу агууда,
Желип учуп сапырылып.
Элестүү болуп табылгыс,
Эң бир сонун жаратылыш.

Жайлоолор жатат көрк чачып,
Жайдын сонун бир күнүндө.
Маек куруп отурушкан,
Белгилүүлөр бир дөбөдө.

Ошолордун ичинде,
Санжырачы акылман.
Баардыгына каалоо тилеп,
Бакытка гана чакырган.
Белине жеткен сакалы,
Таяган эчак жүз жашты.
Элтерес деген карыя,
Мындаи деген кеп айтты:

ЭЛТЕРЕС АТАНЫН БАЯНЫ

Береги биздин түштүктө
«Жажут мажут» эл экен,
Абдан тажаал эл экен
Адамдарды тириүүлөй,
Аймап-жаймап жейт экен.

Баш ийбegen элдерди,
Тиrулөй белин сындырып,
Таштайт экен итине,
Ити аны жеп алып,
Киши жегичке айланып,
Көрсөтөт экен кордукту,
Салат тура зордукту.
Жүзү алардын курасун,
Жосунун кара түн урсун.
Ажыдаарды үйрөткөн,
Адамча баарын сүйлөткөн.
Сыйпап баарын жогокон,
Сыйкырчысы андан көп.
Кыштын күнүн жай кылып,
Жайдын күнүн кыш кылып,
Муз кылып катырып,
Жайчылары мындан көп.
Асмандал учкан көкөлөп
Түлкү, казды кара өрдөк,
Аңдып байкап жыт билген,
Кийикти күлүк кайберен.
Чек арасын кайтарткан,
Ар дайыма сак жаткан

Жамагатка таанылган,
Жалгыз көздүү дөөсү көп,

Найза, кылыш кармаган,
Балта чабаар мындан көп,
Атчан келген баатырдан,
Жөө жүргөнү мындан көп.

Бир өгүздүн чоң санын,
Бир эле аймап жеп алат,
Ачуусу келип каарданса,
Алты күнү кармашат.
Алышкан менен баары бир,
Адамдын алы жете албайт.

Жоокерлерин курап алыш,
Жолдогунун кыйратат.
Баш ийбеген элдердин,
Башын алыш келатат.
Алдуулардын далайын,
Азапка салыш келатат.
Түштүк жактан ошентип,
Сел капитап келатат.
Сезимдүү назик жандардын,
Сезин алыш келатат.
«Жажут-мажут» эл экен.
Каптап кетсе сел экен.
Кары-жашты куйкалап,
Каарып жүргөн өрт экен.

Ошол өрттөн аман-эсен,
Кыргыз журту калабы?
Ал болбосо алы кетип,
Ар кай жакка качабы?

«Жажут-Мажут» эл экен
Бүт баардыгын караткан.
Алып-жуулуп баардыгын,
Алдыга карай бараткан.
Адамдын алы жетпеген,
Учу кыйры кеп-кенен,
Кытайлар менен алышып,
Келе жатат кармашып.

«Жажут-Мажут» ал элден,
Чынгыз хан деген чыгыптыр,
Ошол элге башчы адам,
Далайы менен кармашкан,
Өзүнчө эле бир арстан.

Өз аты экен Темирчи,
Чоң курултай башкарыш,
Анын жаны тыныптыр,
Чынгыз хан деп аталыш.

Бир кары сурайт кеп салыш:

– Чынгыз хан деген ким болгон?
Маанилүү тура баяның
Маек курчу ошондон.

Элтерес кары кеп салды,
Кеп салганда деп салды.
Мындаи баян улады.

– Ошол Монгол ичинде,
Кыят тукумунан таралган
Курлас уруусу аталган.

«Жараткан» деп, өмүр сүрүп,
Жылдыз деген хан жашаган
Анын небереси Дайын Баян,
Кийин ошол хан шайланган.

Ошол эле уруудан,
Караганга ай чырайлуу,
Абдан эле акылдуу,
Алангү деген кыз болгон,
Ай периге окшогон.

Далай жигит көз салган,
Бирөө дагы ала албаган.
Дайын Баян ошого үйлөнөт,
Чоң той берип эл күтөт.

Дайын Баян мыкты жигит,
Уруусуна чеп болгон.
Монгол калкын бириктирип,

Андай жигит болбогон.
Улам-улам бириге,
Монгол калкы чыңалды.
Бытырап бирикпес,
Башка урууну чаап алды.
Кайрат күчтү чыңаган,
Башкаларга жол салган,
Мыкты башчы баягы,
Жазымышпы ал дагы,
Күндөрдүн бир күнүндө,
Ала кечки күүгүмдө
Дайын Баян каза табат.
Алангу сулуу ақылман,
Арманданып жесир калат.
Жесир калып шор катат.

Аял эле эл багаар ақылман,
Калың журтка көз салган
Ат үстүндө жаа тарып,
Албан ишти жазаган.
Кем эмес болуптур,
Баатырлыгы жолборстон,
Ат үстүндө кылышты,
Ары-бери ойноткон.

Күндөр жылып токтобой

Алдыга арыш алган.
Айлар алга ала салып,
Эки жыл өтүп арадан.
Жылдардын бир жылында,
Айлардын бир айында,
Койлор жуушап арыда,
Коктуда жаткан маалында.
Төгүп турат ай нурун,
Журт уйкунун чагында.

Алтымыш уукту чоң боз үй,
Алангү жаркын ойгонот,
Тұндук жабуу көтөрүлөт,
Сүйкүм ак нур жерге түшөт.
Өзүнөн өзү анан барып,
Тұндук жабуу жабылат,
Үйдү кайра тынчтық басат.
Ошол укмуш нур кубулуп,
Адам затка айланат.
Эмне болду бул укмуш,
Келин ага таңданат.
Жаралғандан ал келин
Көргөн эмес мындаиды.
Бул эмне сыйкырбы,
Же болбосо башкабы?

Татынкай ак жуумал,
Көзү көк сары сакал.
Боюу узун далдагай,
Сыйкырлуу бир адамдай.
Нур адамга айланды
Баарысы тең тынчтанды.
Короо тынч, баары тынч,
Үйдү бейкүт аркалайт.
Сүйкүм тарткан убакта,
Сүйүү учуру башталат.
Алангу аны менен
Түн боюу биргэ жатат.
Айтып бүткүс махабат,
Ал экөөнү аралайт.

Жакшы учур аяктады,
Токтобой кыймыл уланды.
Адам нурга айланды,
Түндүк жабуу ачылды.
Нур болсо чыгып кетти,
Үйдү тынчтык каптады.
Түгөл тынчтык аралап
Түндүк жабуу жабылды.

Аял болсо көшүлүп,
Тынчтанып уктап калды.

Бир келди тунук сүйүү,
Көргөн эмес мындайды.
Бул сыйкырбы башкабы?

Нур менен Алангү,
Далай жолу катышат.
Махабаттуу ыйык түн
Анан барып аяктайт.

Мезгил өтүп акырындал,
Алангү болду кош бойлуу.
«Кантип бүттү боюна»,
Каршылаштар ойлонду.
Кээ бирлери жек көрдү,
«Көрсөтөбүз көргүлүктү»
Алангү жакын аялдарга,
Закым нурду көрсөттү.

Абысындар көрүштү,
Алоо нурду жанакы.
Асылгандар баягы
Ачылган оозун тып басты.
А балким бул окую,
Жумушудур жараткандин.
Байыркынын санжырасын,
Баштагандыр жаратканым.

Ошол иш ошол болду,
Күүгүм кирди, таң атты.
Дайнын такыр билгизбей,
Далай убак кыр ашты.

Ошондогу жашыл нурдан,
Жумурай журтка таанымал,
Балким бир адам чыгаар,
Баардык элге таанылган.
Оо, ыйык жаратканым!
Баарысын тең жараткансынц.
Акыл берип адамдарды,
Ай ааламга тараткансынц.

Алангү деген береги аял,
Кереметтүү жашыл нурдан,
Түнүндө келген адамдан,
Үч баланы тууп алган.
Ошол келген жашыл нур,
Тукуму экен кыргыздын.
Закым нур болуп кубулган,
Андан тукум уланган.

Байыркы өткөн баянды,
Көрүп келген киши жок.
Эбакы өткөн аяндар,

Эчтеме менен иши жок.
Биз эчтеке билбейбиз,
Чынбы калппы бул жомок.

Эң улуу баласы,
Бугун Катаган болуптур.
Ортончусу Булан Жалчы
Кичүү баласы Буданчар,
Үчөөнөн чыккан тукумдар,
Арбун Будун деп аталган.
Байыркы атты чакырган,
Ушундай уулдар таралган.

Кыргыз тилге которсок,
Маанисин тактап ойлонсок,
«Закым нур» деп аталат,
Дал ушундай атты алат.
Алангүнүн ортончу баласы,
Буданчар деп аталар.
Санжырада айтылаар,
Андан эки бала бар.
Токо, Томо уландар,
Андан тукум уланаар,
Токо деген хан болот.
Токо улгайып өлгөн сон,
А дүйнөнү көргөн сон,

Уулу Дутма хан болот.
Бактысы учуп оболойт.
Өстүрүп сегиз баланы,
Өстөндү бойлоп отурган,
Сегиз уруу эл тарады.
Сегиз уруу ошол эл,
Санат сөзү көп болуп,
Сабалатып айтыла
Санжырада жазылды.

Сегиз уулдун ичинен,
Кайду деген тың чыкты,
Кайратынан кан чыкты,
Тиреше келген душманын,
Тизелетип санга чапты.
Кайдудан тукум уланаар,
Шукшурулган канат бар,
Андан чыкты Байшумкар,
Андай ары мындей деп,
Ата баба баянын,
Айта берсе арбын кеп.

Бүт журтту башкарған,
Андан ары Түмөн бар.
Андан Кабыл төрөлдү,
Журт башкарып барбайган,

Андан ары Эр Барбан.
Душманы уу берип жайлаган,
Кадимки Темирчинин атасы,
Журт башкарган Есугей,
Дайын болгон жалпыга,
Есугейден беш бала.

Кармагандан кан чыкты,
Ошол, ошол Темирчи,
Темирчи төрөлгөндө,
Жети күнү күн бузулуп,
Токтобой бороон согуп,
Кар аралаш жамгыр болуп,
Айлана такыр көрүнбөй,
Ак буулуттар бери өтпөй,
Боз үйлөр солкулдап,
Жаман тамдар дагы урап.
Дарак башы кыймылдап,
Иттер үрүп ызылдап,
Жан-жаныбар үн салып,
Өзүнчө бир аламаат.
Жер титиреп кыймылдайт.
Ал бала алаканына,
Кан уучтап түшүптүр.
Кан уучтап түшкөнү
Адам көрбөс түйшүктүр.

Айласы куруп тап-такыр,
Аталар такыр таң калды,
«Ээ кудайым сакта»-деп,
Энелер эстен танды.

Такыр эле калп эмес,
Бул окуя чын экен
Санжырада жазылган,
Уламада айтылган.

Бийлик үчүн жол салды,
Кыр көрсөткөн душманды,
Кылыш менен кайсады.
Наркы, берки жоолорун,
Найза менен жалмады.

Ошол, ошол Темирчи,
Бұт Монголду башкарған.
Жоо болуп каршы чыкканды,
Жок кылышп баарын жалмаган.
Ошол, ошол Темирчи,
Бийликке карай жутунду,
Баардық журтту башкарып,
Байлыкка карай кол сунду.
«Батпас эгем болом» -деп,
Баарына карай умтулду.

Чоң Курултай өткөрүп,
Чынгыз хан болуп аталды.
Аナン каардуу, кандуу жол,
Ай ааламды кептады.
Жердин үстүн бүлүнчүп,
Жергеге бүт буй салды.

Узун бойлуу кең далы,
Жана дагы көзү көк,
Башындагы чачы сары,
Бабасындай ак жүздүү,
Чындыгында Чынгыз хан
Кыргыздын бир тукуму,
Эне Сайлык кыргыздар,
Ушул өндө болуптур.
Чын эле чыгаар бир жагы,
А балким бул жомоктур.
Сабалатып баянданган,
Санжырачы кеп салат.
Калпы чынын ким билет,
Баары ошондой катталат.
Барактарда жазылат.

Ушул сөздү айтып бүтүп,
Элтерес сөзүн аяктады.
Элдин баары танданды,

Журт болсо ойго батып,

Этектерин күбүшүп,

Анан дөндөн тарады.

Жердин үстүн буй кылып,

Каптап келет Чынгыз хан.

Баардык жерге өрт жагып,

Мойсоп келет Чынгыз хан.

Көргүлүктү көрсөтүп,

Жок кылып келет Чынгыз хан.

Акырындап айтып бүттү,

Элтерес ата баянын.

Санааркоо ойлор каптады,

Отургандын баардыгын.

Элтерес ата жомогу

Элдин баарын ойлонот.

Каардуу душман келатат,

Капсаланџап ойрондойт.

Чогулган эл түйшүктүү,

Чочулоо басты араны.

Этектерин күбүшүп,

Элдин баары тарады.

Убакыт такыр токтобой,

Жума өтүп күн жылган.

Баягы эле чөң дөңгө,

Баардыгы келди кайтадан.

Эл билгилер келишти,

Кенен жайып ортону.

«Калың журтпуз биз дагы

Кана эмесе ойлонолу.

Кылымдан-кылым жашаган

Кыргыз журту өтө азайган.

Табалы бир айланы,

Жоонун алдын тосууга,

Жоокерлерди чындейлыш.

Күчүбүз такыр жетпесе,

Чынгыз ханга кошулалы.

Кырып такыр кетпесин

Кыргыз элин сактайлы».

Булуттар жамгыр төгүптүр,

Жарым жылдай өтүптүр.

Талап кылат эмнени,

Монголдон элчи келди.

Супатай баатыр баштаган,

Элчилер келди капиталдан.

Конок кылып баатырды,

Кондуруп аны сыйлаган.

Баатыр анда кеп салган,

«Силерден салык албайбыз,

Арбын жигит бергиле,

Майданга аны салабыз».

Чынгыздан мээрим күтүп

Кыргыздар элчи даярдады.
Белек деген эмне экен
Берүүгө баарын камдады.
Алтын ээр токулган
Жал күйругу кап кара.
Ак боз атты тартуулашты,
Таң калыштуу байкаса.

Ошол тартуу ичинде,
Буту көзүү кып-кызыл,
Кара шумкар бар эле,
Мээрими түшкөн адамдын.
Ок өтпөс темир тулга,
Асмандан түшкөн ыйык таш
Дал ошондон даярдалган.
Кесип туруп жасалган,
Адамдар карап таңданган.
Оң таптырбас атканда,
Жебеси бар жаалар.
Ок өтпөс темир тулга,
Кылыч менен найзалар.
Дагы, дагы башкалар.
Зергерлер аны камдаган.
Жалын менен сугарган.
Мыкты усталар усанган,
Даңкы ааламга тараган.

Ошол эле 1207-жылы
Жумадил баатыр баштаган,
Монголго сапар алып,
Чоң түмөн жолго аттанган.
Ал түмөндү Чынгыз хан
Эң алдыңкы сапка койгон.
Канча бир баатыр майданда,
Калың жоодо жок болгон.
Он жыл өтүп арадан,
Жоокерлер келбей калган.
Каза таап баардыгы,
Кайткыс жайга аттанган.
Ким эгерде жоодон качса,
Анын баары жок кылышкан.
Беттешкен жоксун душманга
«Качкын» айып тагылган.
Баш ийбеген жоокерлерди,
Ылдам башы алынган.
Тирүүлөй аны жылаңачтап,
Адам жеер итке ташталган.
Кан майдандан жашынып,
Качып-бозуп элге барган.
Баардык азап-тозоктун,
Бакисин журтка кабарлаган.

Арып келген качкындар,
Азаптын баарын айтышты.
Чынгыз хандын жоругу,
Чыдатпай жанга батты.
Монголдорго каршылашып,
Көтөрүлдү кыргыз эл.
Кылым самап келген эл.

Каарман эл экенин
Оңой эле женилбесин
Чынгыз хан да түшүндү.
Женилбес Супатай баатырды
Кыргызга каршы аттанты.

Эки күн болду чоң кармаш,
Чоң дайранын жээгинде.
Акыры кыргыз женилди,
Алы кетип бул кезде.
Калаймынды баштаган,
Карышкырдай Чынгыз хан.
Эчен эрди жайлаган,
Эркин кыргыз азайган.
Эне Сайда согушта,
Колго түшкөн Ырыскан.
Жана дагы көп жоокерлер,
Турткун болуп кармалган.

Эл башчысы Ырысканды,
Чынгыз ханга алыш келишти,
Берсин деп ошол жазаны,
Калбасын деп арманы.
Чынгыз хан анда каарланды:
«Айтканын аткарбады
Монголдорго күч берүүгү,
Такыр эле жарабады.
Буйрам сага мындай жазаны».

Желмогуз кан ичеер,
Ошол кезде Чынгыз хан
Ырыскандын тиরүүлөй
Кармап белин сыңдырып,
Киши жегич иттерине,
Салмак болчу ыргытып.

Бардан жок болуп,
Жоктон бар болуп,
Арбак даңкы козголуп,
Ошол турган топ ичинде,
Адамдын көзүн тез буучу
Жайчы менен сыйкырчы,
Көзү ачыктар бар экен,
Кордолбогон чагы экен.
Ата баба арбагы,

Аларды коргоп кеткен экен.
Бардан жок болду,
Арбак даңқы козголду,
Эл бийлеген адамдар,
Ырыскан жана башкалар,
Баардык ошол туткундар,
Чынгыз ханга карматпай,
Жаратканым өзү сактай,
Кайып болуп жоголду.
Дал ушундай иш болду.

Күндөрдүн бир күнүндө,
Ала кечким күүгүмдө.
Белине жеткен сакалы,
Улуу абылман Элтерес
Чоң дөбөдө баягы,
Акыл кебин баштады:
– Оо, жамагат кыргыз эл!
Байыркыдан келген эл.
Эне сайды, Тенир Тоону,
Элкин жайлап келген эл.
Ажыдаардай Чынгыз хан
Монго журтун башкарған,
Далайды кыргын кылып,
Канды суудай ағызган.
Канча бир эрди жалмаган.

Тынч элди жөн койбоду,
Баардык жерди жойлоду,
Не кылабыз жок арга,
Ал жетпеди каапырга,
Ата баба сөөгү калган,
Байыркы кыргыз жашаган,
Тенир Тоо ыйык жергемде,
Көп уруу кыргыз калды эле,
Паана кылыш качкыла!
Ошол жакка баргыла!
Йыйк эл кыргыз тукумун,
Жоготпой сактап калгыла!

Акылдуу чал Элтерес,
Айтып берди көп баянды.
Бул сөздү угуп кары жаш,
Качканга алар камынды,
Арманын айтып кайгырды,
Аталар көзүн жаштады,
Ал жетпес жоону каргады,
Эр жеткен уулун жоктошуп
Энелери кошок кошушуп,
Эл журтка айтып арманды,
Энелер жашын тыйбады.
Эчкирип улам ыйлады.

«Ажал деген тигил жакта,
Арбак капитап келатат.
Болбогонду болтуруп,
Болумуш капитап келатат.
Алмай-телмей суюлтуп,
Арман капитап келатат.
Кыргыз эли жоголбогон,
Кылымдык эл болгон.
Ажыдаардан жашынып,
Алыс жакка качкыла!
Чымындай жаныңарды
Чыркыратып жоого бербей,
Аман сактап калгыла!
Алыс жакка качкыла!
«Жажут-Мажут» эл экен,
Жакшылыгы жок экен.
Карабай калың журтту,
Каптап кетеер сел экен.
Алоолонгон ёрт экен,
Ажыдаары бар экен.
Тиши кылыч, заары от,
Тирүү кимдер калды экен?
Кара Тоону аркалап,
Кара башты калкалап,
Текши баарың чогулуп,
Теңир Тоого качкыла!

Шаарларга от коюп,
Үйык журтту жоготуп,
Медресе мечитти,
Мерчемдүү жерлерди,
Баарысын тең кыйратып,
Текши баарын каратып,
Чал-кемпирди ыйлатып,
Эр жигитти сулатып,
Караан жылып келатат.
Кайрымы жок эч жанга,
Каапыр жылып келатат.
Ач калтырыпп баарысын
Ажыдаар келип жеп салат
Текши баарың чогулуп,
Тенир Тоого качыла!
Агайын эл жаныңарды,
Аман алып калгыла!

Катүгүн кыргыз жок болобу,
Карып калган чал ыйлайт.
Армандуу карап үй-бүлөсүн,
Ак жоолукчан келин ыйлайт.
Эртеңки күн не болот,
Элечекчен эне ыйлайт.
Капага батып солкулдап,
Кайың ыйлайт, тал ыйлайт.

Эне Сай менен коштошуп,
Өкүнүч айтып боздошуп
Долонбий көч көчүрдү,
Үйык жерге сапар алыш.
Кербендер сапар жөнөдү,
Үйык жер Эне Сайда,
Алыс жакка бара албас,
Ат минип жүрө албас,
Кары картаң чал калды,
Кээ бир жаштар алардын,
Жанынан кетпей көз салды.
Кайгырып айтып арманды.
Караанын такыр көрсөтпөй,
Калың токой койнун аралады.
Көрүнбөй такыр бөтөн элге
Көмүскө жерде жашады.
Оо, жараткан Алла Тала
Кыргыз журтун сактай көр!
Алакандай кыргызды,
Аман алыш кала көр!

Ошентип кыргыздар,
Ала Тоого көчүшүп,
Адыр менен өтүшүп,
Нойгут, Бостон уругу

Мундуз, күшчү, саруулар,
Кара багыш, мондолдор,
Көп аймакты аралап,
Көчүп келип жай алды,
Башкача жашоо башталды,
Убакыт өтүп арадан,
Ажалдуу жалын тараган,
Ажыдаар баарын аралаган
Чынгыз хандын жоокерлери,
Бул жерге келе баштаган,
Денеси бүт тарамыш
Боюу узун далдагай.
Жоболоңго бет келип,
Жоого кирген тартынбай.
Жекеге чыгып көп жолу,
Аңтара сайып таштаган.
Кандай баатыр болсо да,
Качырып тик барган.
Көк асаба туу алып,
Көпчүлүк жолду баштаган.
Журтту жоого алдыrbай,
Элин коргоп тың жүрдү.
Женцилбес баатыр атальп,
Жергеге болгон сүйкүмдүү
Долон бий аскер куралды,
Колуна алып куралды.

Ысык Көл, Нарын тарабында,
Чоң согуш болуп кайтада,
Айсыз тұн кез келсе,
Бир изин жаза баспаган.
Жакын болуп баатырга,
Жаныбарым ақылман.
Келишимдүү жарыктык.
Мандайында шамы бар.
Ата баба колдогон,
Капталында канат бар.
Долон бийдин Кара аты,
Кара жорго бар эле,
Ок тийип ат сулады,
Ошол ат өлгөн тоо,
Кара Жорго аталып.
Жебе ноёндун аскерлери
Бийдин элин куугундап,

Оргочор деген кыраан баатыр,
Монголдор менен кармашта,
Чырмалып катуу азапка,
Ысык Көлдө каза болду,
Анын сөөгү ардакталып,
Ошол жерге коюулду.
Ошол баатыр коюлган жер,
«Оргочор»— болуп аталды.

Оргочордун уулу Окторкой,
Да бир жерде каза тапты.
Окторкой өлгөн ал жерди,
«Окторкой» -деп аташты.
Эң байыркы ата салты.

Аялдар кошок кошушуп,
Эскерип ошол баатырды.
Абалап учуп асманга,
Айдындуу болуп арбагы.
Артында заты жазылып,
Ардакталып аты калып.
Байыркынын чыгармасы,
Ата баба санжырасы,
Дал ошондой айтылды,
Абалкынын баяндary,
Карылардан кептер бар,
Калыс айткан сөздөр бар.
Жазмаларда жазылган,
Сызууларда сызылган,
Жомогубу, же жазмабы,
Жаратып бир чыгарманы,
Байыркыдан кеп калган,
Дал ушундай айтылган,

Бир карыя айтты эле,

Дал ушунай баянды.
Кеп козгоп токтобой,
Кетип калган аянды.
Балким бардыр чындыгы,
Аңтарып ким көрүптүр,
Артта калган кылымды.

Ээ...ээй байыркынын жомогу,
Төгүн менен иши жок,
Көрүп келген киши жок.
Бүгүн турган эртең жок,
Эчтеме менен иши жок.

Монголдор менен кармашта,
Ошол куугун салгылашта,
Качып келет кыргыз журту,
Долон бийдин кошууну,
Көптүк кылып монголдор,
Алардын жолун тороду.
Долонбий деген чоң баатыр,
Журтуна сыймык ал багаар,
Монголдор менен кармашта,
Кадимки ыйык баатырча,
Каза тапты, ок тийип,
Казанагы оюулган,
Аруу сөөгү коюулган,

Калдайган тоонун бооруна.
Каркырадай жол улап,
Келгис болгон убактар.
Кербен болуп токтобой,
Кетип калган замандар.
Анdagы өткөн тарыхты,
Аңгемелеер жайым бар.
Айланайын туугандар.

Долонбийдин жазааты,
Нарында белге коюулган.
«Бараандуу адам өттү»— деп,
Баяндап аны кеп кылган.
Ошол бел унут калбаган,
Ойдо бекем сакталган
Долондун бели аталып,
Долон деген ыйык ат,
Доордон-доорго жаңырып,
Добулбас болот кагылып.

Ошол белден өткөндө,
Эзелки ата бабаны,
Эске сала кеткиле!
Башталмадан баян айтып,
Байыркыны так айтып,
Уят болуп жаратканга,

Унут кылып кетпегиле!
Эчаакы ётүп кеткенди,
Эске сала эстегиле!
Кужулдата баян айтып,
Куран окуй кеткиле!

Эселкиден кеп айткан,
Эскермеси дагы бар.
Бапырата кеп айткан,
Башталмасы дагы бар.
Эээ...эээй...байыркынын жомогу

ДОЛОН БИЙДИН ҮЧ УУЛУ

Мен сilerге айттымбы,
Долон бийдин баянын.
Эми айтып беремин
Үч уулунун аянын

Анан анан токтобой,
Ағылып мезгил өтүптүр.
Дайны чыкпай жоголуп,
Далай жылдар көчүптүр.
Бий орто жаш чагында
Бирге болуп эли менен
Көчүп кыштап белдерди,
Мелмилдеген суу кечип,
Мекендеди тоо жерди.
Долон бий дагы кайгырды.
Бала көрбөй далай жыл
Ичинде жүрдү кайгынын.
«Көрөмбү» деп баланы,
Башка жактан кыз алды.
Боюна бүтүп жарынын,
Төрөөр күнү жакындайт.
Бир күнү зайыбы,

Мындаи деген кеп таштайт:
«Эртең-бүгүн төрөтүм,
Кызганып турам өзүндөн.
Адырга жылкы кайтарып,
Ал жакка кеткин бет алыш»,
Чарчап икалган ал ата,
Адырга жылкы кайтарды,
Ак боз үйлөр алыс калды.
Көзү бирок айылда,
Бакыт менен таалайда,
Аңгыча чаап алкынтып,
Атчан келди бир бала.
—Уулду болдуң абаке!
Мунун өзү бакыт ээ.
Сүйүнүп кетип Долон бий,
— Адыр жакта көрүнгөн
Ак торунун үйрүнөн,
Тогуз жылкы алгының,
Токтобой үйгө айдагын.
Айдап алыш жылкыны,
Бала кетти үйүнө.
Кабагын ачып сүйүнө.

Убакыт көп өткөн жок,
Чай кайнамдай болгон жок.
Ак бозун чапкылап,

Келди башка чабаган.
Курган неме сүйүнө,
Кут төгүлөт өнүндө.
Жакшы кабар кеп айтты,
Жагалдана деп айтты:
– Ой, атаке, Долон бий,
Төлгөнүз топ болду,
Сакаңыз айкүр конду.
Бакытка байып толдуңуз,
Дагы бир уулду болдуңуз.
Атаке деер кош жылдыз,
Ачылып турат жолунуз.
Бир эмес эки эркек,
Чоңоёт экен эркелеп.
Эртең эле эр жетет.
Жоо менен кармашат,
Намызды талашат.
Колунузда эки күш,
Корунбай эми калыңыз.
Ала Тоого ай чыкты,
Ачылган экен бактыңыз.
Сүйүнүп кетти Долон бий,
Сүйкүмү элге жарыя.
– Сүнчүңө ай балам,
Тоо торунун үйрүнөн
Тогуз жылкы берейин,

Ажарың мага сүйкүмдүү,
Андан башка не дейин
Бир эмес эки уулум бар,
Аларга бакыт тилейин.
Аянып эми нетейин.
Кыбыланы каранып,
Жаратканга жалбарып.
Бата кылып Алла Таалага,
Жалынып турду бир азга.
Кубанып да шаттынап,
Тамагын кырып каргылданып.
Куу жоргону камчыланып,
Ашыга келди үйүнө,
Ала кечки күүгүмдө.
Туугандары тосуп алып,
Туш-туштан баары кубанып.
Бир кары айтты жылмая,
– Оң жагында бир балаң,
Ал оң деген атты алсын.
Сол жагымда бир балаң,
Ал сол болуп аталсын.
Азанчы чал карыяны
Тез келсин деп айттырды.
«Ат кой деди балдарга,
Чукулда той өткөрөбүз»,
Кабар тарайт калкыма.

Азанчы чал балдардын,
Экөөнө тен ат койду.
Жагымдуу бир иш болду.
Эне болсо сүйүндү,
Той берүүгө күтүндү.
Карын-карын май томурup,
Аяктарды толтуруп.
Чакырды жакын коңшуну,
Баары чогу отурду.
Долон бий анда кеп салды,
Кеп салганда деп салды:
– Он жагымда Агуулум,(Абылым)
Ойротто жок чолпонум.
Сол жагымда Кубулум. (Кабылым)
Солдон чыккан чолпонум.
Соолубасын он колум.

Балапан кезде дем алыш,
Он бойрөктө жаралыш,
Биринчи бала он болду.
А экинчи баласы,
Сол бөйрөктө жаралыш,
Аталышы сол болду.
Ушундай эле болмогу
Эгем аны улам колдоп,
Эн бир сонун иш болду.

Таалайы тукум уланып,
Тагдырда иш оңолду.
Аңгемечим буларды,
Айтканың сонун иш болду.
Оргуштап мезгил токтобос
Ошондо ошол иш болду.
Экөөсү тен әк өмүргө,
Улап кетти чоң жолду.
Алып учат тагдыр бул,
Андан башка болбоду.

Андан кийин төрөлдү,
Көзүн ачып жарық көрдү
Аты аталып Кызылуул,
Атагы кеткен даңқтуу уул.
Өрүшү өсүп Кызылуул
Ичкиликтүү болуп аталды.
Өйүз-бүйүз жерде жашады.

Ошентип үч баланын,
Кыйлага кетип атагы.
Кыргыздын атын чыгарды,
Куу уулдан тарагандар,
«Кудайым» деп сыйынгандар,
Тепчиш өтүп кыяны,
Теңир Тоону айланат.

Тогуз урукка бөлүнүп,
Тоолордо өмүр өткөрүп,
Кээ бирлери жашаган,
Алысцы Кыйтай тарапта,
Бизден алыс аймакта.

Санжырага биз келсек,
Алысцыны эстесек.
Агуул менен Кубул,
Алышып бийлик талашкан.
Эл журт түшүп арага,
Эки ортодо чыр чыккан.
Кыргыз салты боюнча,
Бийлик тиет улууга.
Баардык бийлик Агуулда.
Мал-мұлқ менен байлыктар,
Берилет да Кубулга.
Абалқыдан кеп козгоп,
Айтаар сөзүм ушул да.

Долон бийдин бактысы,
Аты уйкаш үч уул бар.
Үч күлүк минип алкынтып,
Үч күшту колдо талпынтып.
Үч жолочу жол кеткен.
Үч ырды тагдыр эстеткен.

Чын төгүнүн карыядан,
Сапар барып сурагам.
Бабалардын тарыхын,
Алысқынын аянын,
Башталмасын эстей кет!
Баян куруп, сөз түзүп,
Башкаларга айта кет!

Агуулдан тарап кетиптири,
Адыгене, тагай, моңоштор,
Ат арыткан боорлоштор,
Кыз да болсо Наалы эже,
Ит агытып, күш салып,
Билгич пенде аталаып,
Белди айлана чаптырган,
Бел болуп элин башкарған.
Айдындуу ошол Наалыдан,
Арбын-арбын ыр калган,
Ырысын даңкташ эженин,
Ырчылар аны мактаган.
Комузчусу ырдап токтолобой,
Кошулма күүсүн чыгарған.
Чоорчулар чоорлордо,
Чогулма күүсүн тараткан.
Шыйкыр конгон эжеге,

Шыктынып ыр арнашкан.

Агуул, Кубул, Кызылуул,
Бир атадан тараган.
Тепчиp өтүп кыяны,
Теңир Тоодо жашаган.
Жолдо жортуп куулугу,
Кубул өтө шок болду.
Шок болбосо, жок болду.
Кара мұртөз жайы бар,
Бул баянды айтышкан,
Тәэ байыркы карылар,
Сабында чындық бар
Санат сөздү салғандар.
Саймединеп сөз курайт,
Санжыраны айткандар,
Байыркыдан кеп улап,
Байма-бай сөз чубап.
Токтололу Кубулга,
Күшчу, кытай, саруулар,
Күү атадан тараган,
Баяндарда айтылган.
Чарчабай жолдо сапарлап,
Чабдар атчан чабарман.

Агуул басмырт, төп болгон,

Шоктонбогон, токтолгон,
Аңыз кылыш болгондон,
Аңгеме айтам ошондон.

Аркы өтөк жашылданып,
Арт жагында өмүр калып,
Үч бала бар Агуулдан,
Улуу тоого жол улаган.
Адигене, Мунуз, Тагай бар,
Айтылып ушул баяндар,
Жол көрсөткөн өз элине
Жолдош болду Наалы эже,
Кубулдун баянын,
Айтып көрсөк бир далай,
Каратал менен Карапай,

Адигенеден төрт бала,
Мунайбай өмүр өтөгөн,
Мунуштан дагы он бала,
Атак даңкы тараган,
Эң кичүүсү Тагайдан,
Болгон экен төрт бала.
Богорстон, Койлон, Кылжыр,
Карачоро анан да
Жашоого жол арытып,
Ак өмүргө жол тартып,

Жашап түштүк тарапта,
Көл аймактан алыста,
Адигене, Мунуштун,
Өмүр сүргөн тарабы,
Түз жер тоонун аймагы,
Кенен Чүйдүн тарабы.
Тагай бийдин тукуму,
Байгеге ат кошуп,
Атак даңкы угулду,
Айдындуу тоолор ажайып,
Ал жерге мал жайып,
Жолдор менен өтүүчү,
Конуп, түнөп жүрүүчү.
Кылымга аты таанылган,
Санжырада айтылган,
Ак баракка жазылган.
Сөздөн-сөзгө тараган.
Кылжырдан эки бала бар,
Бугу менен Сарбагыш,
Алардын да баянын,
Абалкынын аянын,
Аңгеме кылып айтабыз.
Башталмасын ары улап,
Баш аягын тактайбыз.
Эки уул Кылжыр атадан,
Тукум улап тараган,

Ороздакты, Дөөлөсбакты,
Ороздакты көлдү ээлеген,
Ошол жакты жердеген,
«Байыркы баба жери»-деп
Тұзөң, тоону мекендер.

Бүркүт учкан оболоп,
Чоң Кемин менен Көк Ойрок,
Дөөлөсбакты ата жашады,
Жайлап жана кыштады,
Токтоо бербей октос алыш,
Зуулдап учкан заманы.
Кылжырдын аты Сарбагыш,
Мойну ийри, өңү чекир,
Дал ушундай аталыш,
«Кылжыр»— деп аталыптыр
Ушул ат анан калыптыр.

Өргө карай бараткан,
Өмүрүбүз канча ким билет.
Куттуу тилек каалган,
Кудай гана бир билет.
Курап жазган ырымы,
Кудуреттеп сыйладым.
Учуп күйгөн ырыман,
Үнү угулуп ата-бабанын

Эээ.ээй...

Байыркынын жомогу,
Баштаса келеер оролу.

ТАГАЙ БИЙ

Тенир Тоону жайлаган,
Далай ыр калды Тагайдан.
Жол көрсөтүп бий болуп,
Жорго үстүндө чайпалган.
Жолун калбай арбытып,
Аргымак чуркап өткөндө,
Артынан шаң таралып,
«Эр Тагай бий өттү»— деп,
Элдер калчу каранып,
Богорстон, Койлон, Кылжырдан,
Ар уруулар тараган,
Узун жолду арбытып,
Уулдар чыкты жараган.
Анын тондуу балдары,
Саяк, Азык, Чериктер,
Конурат менен Чертике,
Жол улаган берендер,
Ырыска салып Тенир Тоону,
Ыр таратып кеткендер.

Атактуу биздин Тагай бий,
Тұндық, тұштұқ тарапты,

Кыргыз турган аймакты
Бир хандыкка бириктирип,
Манас туусун көтөргөн.
Элдин эрки көкөлөгөн
Моголстан ханы болгон,
Хан Сайдге каршы барган,
Аларды женип ала алган.
Улуу тоонун арстаны,
Учурунда аты даңталган..
Ал кезде кыргыз борбору,
Барскон болуп аталган.
Андан кийин күн өтүп,
Алда нечен түн өтүп.
Кыргыздар менен моголдор,
Каршы туруп кармашты.
Моңол ханы хан Сайд,
Чоң кошуунду кураган,
Ысык Көлдү жеегинде,
Кан суудай ағылган,
Болуп өткөн чоң майдан.
Кыргыз колу аз болуп,
Жеенилип аргасыздан.
Тагай бий колго кармалып,
Кашкарга алып барылган.
Туткун болуп кармалган.
Могол ханы хан Сайд,

«Кыргыз оңой эл эмес,
Жок кылуучу мен эмес.
Бале болот башыма,
Асылбайын арстанга,
Жок кылгандан жазганган.
Хан ордоодо аны кармаган

Элге журтка таанылган.
Аралап журттун баардыгын,
Албан ишти аткарған.
Хан ордодо таанылып,
Атагы Моголстанга таралып,
Кыргыз журтун башкарып,
Аты аталып ал жерде,
Кабары кеткен элине
Зулайка кызга үйлөнүп.
Аны менен бирге жашаган,
Аз убакыт өттү арадан.
Ай айланып жыл жылган.

Султан Сайд Тагай бийди,
Аргасыздан бошоткон.
Кетееринде сапар алып,
Зулайка менен коштошкон.
Ала жазғы көктөмдө,
Ала Тоого жөнөөрдө,

Аялына кайрылган,
Аманат кебин таштаган:
—Аркалап жүрөөр таалайды
Курсагында бала калды.
Төрөлгөн чүрпөң кыз болсо.
Аны өзүң билгининц.
А эгерим уул болсо,
Ак санаага күш консо,
Караборо кой деген
Караборо деген сөз,
Карадан хан болот.
Чоро деген жигит да.
Тагай бий берди кестикти,
Маа көрсөтүп келүүчү,
Уулумдун ушул белгиси.
Жолдошу болуп жанында,
Жолун улап сапарлаар.
Жолунан көргөн баянды,
Жобуратып мага айтаар.
Аман болсо Карабором,
Он экиге толгондо
Кайрат күчтүү болгондо,
Эр Семетей бабасынча,
Турагы түшүп санаасына,
Аттанып чыгаар сапарга
Ала Тоого жол келеер.

Аркалаган кубанычын,
Аңгемелеп айтып береер.
Нени көрсө бу өмүрү,
Жомок болоор өткөнү.

Анан дагы күн өттү,
Ала-сала ай көчтү,
Жылдар жылып жөнөштү.
Төрөлгөн ошол баласы,
Эркек болду кыз болбой,
Энчиге таалай конгондой,
Тенирдин өзү коргоду,
Чынында мындай болорбу,
Оодарылып жыл өтүп,
Ошол бала акыры,
Үмүт басып ортону
Он экиге так толду,
«Атакем кайда энеке?»-деп,
Акмалап сураар кез болду.

Кең Кашкардын калаасында
Калың бакча арасында
Балдар менен жарышып,
Карачоро ойноп жүрдү.
Кээ бир кезде сүйүндү,
Оңдуу жакшы сөз укпай,

Оюу такыр ишке ашпай,
Кээ биринде күйүндү.
Балдар айтты балага:
– Атасы жок баласың,
Талаадагы таштандысың.
Айлар өттү, жыл өттү,
Атанды качан табасың?

Ага качан барасың?
Хан ордонун баласы эмессин,
Сен чоочун башка жерденсин.

Үйгө келип Каракоро,
Үн катпай жатып алды.
Эркелетсе энеси,
Ага көнүл бурбады.
Такыр үнүн салбады.
– Кагылайын береке!
Атам кайда энеке?
Айткының баардыгын.
Анdagы болгон иштерди,
Ачыкка гана чыгаргын.

Эне болсо жашыrbай,
Кеп салып байма-бай.
– Сенин атаң Тагай бий,

Ала Тоолук жан эле,
Мындан көп жыл илгери,
Өз жерине кетти эле.
Сен курсакта жатканда,
Төрөлө элек чагында,
Сага кестик таштаган,
Аманат сөзүн баштаган.
Он экиге толгондо,
Эс ақылдуу болгондо,
Бөтөн элге кор болбой,
Бөлөксүнөөр тен болбой,
Ата баба жердеген,
Ала Тоого жибер деген.
Албан-албан ой менен
Акыл айткан кеп менен
Бир кездеги аянды,
Мага ушундай баянды,
«Айткының»-деп тапшырган.
Абалкыны калтыrbай,
Аңгемелеп кеп салам.
Аманат сөздү аткарам.

Ошол иш ошол болду,
Ошондой иш болмогу.
Бир күнү бала түш көрдү
Уламалуу ал түштү,

Удаасы менен үч көрдү.
Улuu тоонун асманында,
Шумкарлардын арасында.
Шукшурулуп жүрүптүр,
Ары-бери толгонду,
Ал кубанып ойгонду.
Энесинин жанына,
Караборо жакын барды.
Эмне көрдү түшүндө,
Эбиреп айта баштады.

– Атаң деген бий болчу,
Ал тегин киши эмес.
Кыргыз деген элин өндөр,
Ал жөнөкөй эл эмес.
Көп кылымды арыткан,
Көп тарыхты карыткан,
Далай менен кармашкан.
Кан чыгара тартышкан.
Намыс бербей башкага,
Айбаты күчтүү ааламга,
Аскасы асман тиреген,
Ала Тoo аттуу жериң өндөр,
Ак калпактуу элин өндөр.
Ошол жакта жашаган,
Көп заманды арыткан,

Кылым жашап келаткан
Кыргыз деген элиң бир.
Өксүбөсүн тарыхың
Өчпөй турган демиң бар.

Бала болсо, кеп угуп,
Байыркыдан уланган
Башталманы бүт угуп,
Ушунчалык қубанган.
Аттанмак болду сапарга,
Атаар таңдын алдында,
Арбын иш бар алдыда.
Жолду улап токтобой,
Жолго чыкмак сапарга.

Аманат берген белегин,
Атасы берген кестигин,
Энеси берди балага,
«Ала Тoo жерим сен кайда?»
Даяданып чоң сапарга.
Көрө элек жактарда,
Көөдөндө көп санаа бар.
Аман болсо ал бала,
Анын баарын аткараар.
Алгалап анан канат жаяр

«Тааныш турак кайда? – деп,
Тайгай бийге жетем», -деп,
Тору атты токуп минип,
Жол менен желдирип,
Жалғыз бала келатты,
Карап коёт тарапты.
Адыр ашат, суу кечет,
Аңыз бойлоп жол келет.
Тору атын теминет.

Тору аты баспады,
Алыс жолдо чарчады.
Кантип жетем элиме,
Ала Тоо деген жергеме.
Карап коёт айлананы,
Бул баспаган тору ат,
Кетирет го айламды.
Өзү болуп торгайдой,
Аты болуп ыргайдай.
Жалғыз бала келатты,
Жабыгып жолун арытты.

Мына ошол мезгилде
Бир кызык иш башталды.
Бала дагы таң калды
Кара тулпар жетелеп,

Балага жакшы тилек тилеп,
Келип калды бир карыя
– Ме минип алғының
Тизгинин берип балага.
Колдоочусу элем атаңын,
Атаң эмес қыргыздын
Алыс жолго чыгыпсын,
Бачым жет туулган жериңе,
Байсалдуу болсун сапарың.
Эмне керек болкп калса,
Жардам тилем күдайдан.
Жалгыз жолго чыктыңбы,
Жардам береер ал саган.
Бараар жериң алыс жак,
Бат бастырып жеткиниң,
Мен дагы сенин өзүңө,
Аянбай жардам беремин.
Сөзү адамга жарыя,
Заматта эле карыя,
Көздөн кайым жоголду.
Кайыппы же сыйкырбы,
Таң калып бала ойлонду.
Кара тулпар укмуш ат,
Капталында канат бар.
Алыс жолго тапталган,
Алкынып турат жаныбар.

Мындаі атты көргөн эмес,
Ушундай жылкы болот,-деп
Ал ойлоп койгон эмес.
Минип алыш тулпарды,
Алыс жолго аттанды.
Канаттары жазылып,
Асман менен кайкыды.
Улан болсо кубанып,
Улантып келет сапарды.
Адыр ашты, жер басты,
Канчалаган тоо ашты.
Кара тулпар жаныбар,
Чарчаар түрү көрүнбөйт.
«Баскының» – кайраттантып,
Алыста жол бүлбүлдөйт.
Мундуу чөптүн үстүндө,
Булуттуу көктүн астында,
Сызып барат ал тулпар,
Сыйкырдуу укмуш жаныбар.

Сапар тартып келатты
Бир бала чыкты жолунан.
Арып-ачып ачка болгон,
Аш-тамактын жогунан.
Башынан өтүп көп азап,
Болгон өңдүү селсаяк.

Башынан өткөн окуяны,
Баардыгын тең кабарлады
Карачоро ал баланы,
Ушунчалық аяды.
Кара атка учкашып,
Экөө сапар келатты.
Адыр ашты, бел ашты,
Эчен-эчен жер басты.

Кара тулпар келатты,
Кәэде жаят канатын.
Тоону ашат, бел басат
Токтотподу сапарын.
Жол арытып келатып,
Жолукту ага бир бала.
Өңү ушунча чарчаган.
Азығы да жок калган.
Башынан эмне өткөнүн,
Карацорого кеп салган.
Жээр тамагы жок болуп
Ачка болуп, ток болуп,
Аябай жаны кыйналган.

Үч бала сапар келатты,
Адыр ашты бел басты.
Күркүрөгөн суу кечти,

Ашып өтүп белести.
Үчөө сапар келатса,
Жолукту ага бир бала.
Такыр эле алы жок,
Кан сөлүү, дарман жок
Чертип койсо тоголонот.
Таштаса өлүп жок болот.
А береги үч бала,
Ал уланга боору ооруп,
Кошуп алды жанына.
Төрт жолочу биригип,
Бирге чыкты сапарга,
Кара тулпар алдында.

Мына кызык тамаша,
Ошол кезде пайда болду,
А баягы чал кайра.
Жетелеген бир атты,
Балдарга аны карматты.
Капталында, канат бар
Кем эмес кара тулпардан.
Алкынып турат жаныбар.
Эки атты минип алып,
Төрт бала сапар жөнөдүү,
Барчу жери алыс жак,
Жонок менен өрдөдү,

Ашып өтүп чоң дөңдү.

Сапар жолду арбытып,
Аттамак чыкты кыядан,
Айланып өтүп аскадан,
Аттарында канат бар
Жол улап келет төрт бала,
Үмүтүм бар төрт гана,
Ачка- токту бүт көрүп,
Арып келет төрт бала.
Кабаландуу күндөргө,
Калып келет төрт бала.

Мундуу чөптүн үстү менен
Булутту көктүн асты менен
Жолочулар келет сапарлап,
Асман менен баратып,
Алды жакты карашса.
Жайнаган боз үй көрүнөт.
Алкынып келип суу агат.
Адыр түзөң кайкыда,
Ар түркүн мал жайылат.

Балдарга жакындалап,
Бүркүт учат күш учат.
Алар менен жарышып,

Төртөө кетип баратат.
Алдыда созулган,
Айыл калат агарган
Ағын суу калып алкынгандай.
Өмүр өтүп жаткандай,
Баарысы калат бүт калат.
А балдар сапар токтобой,
Алар кетип баратат.

Айылга жетеер кезде
Кайып ата пайда болду.
Төрт баланы карап туруп,
Жылмыңдал құлұп койду.
– Өз жер жаңы конушка,
Жеттиңерби балдарым.
Өмүрүңөр бар болсо,
Көрөсүңөр баардығын.
Аттарды кайра бергиле,
Тайгай бийге барғыла,
Не окуя болгонун,
Баарысын айткыла!
Эки атты жетелеп,
Кайып ата жоголду.
Жуумп көздү ачканча
Ошондой иш болду.
Балдар болсо токтобой,

Тұзөң менен арылады.
Ары жакта жайнаган,
Боз үйлөргө бет алды.

Төртөө жүрүп отуруп,
Тагай бийге келишти.
Таазим кылып жүгүнө,
Ийлип салам беришти.
Тагай бий тосуп аларды,
Отургузду жанына:
– Кана балдар келиндер,
Не окуя болгонун
Маа кобурап бериндер.
Улуу бала кеп айтты,
Кеп айтканда деп айтты:
– Атым Ырай болуучу,
Тұпқұ уругум саяк,— дейт,
Атам болгон Байыш,-дейт.
Атам өлүп калган соң,
А дүйнөгө көчкөн соң,
Менин энем Маниса,
Сулусу эле аялдын,
Жары болду башканын,
Чыгып алды турмушка,
А мен аны жактырбай,

Нааразы болдум ушунча,
Башыма каршы болду өгөй атам,
Каршылашып дүйнөдө кайда батам,
Бараар жакты биле албай,
Сизге келдим сапарлай,
Тагай бий анда ойлонуп,
Ары бери толгонуп,
Мындай деген кеп айтты,
Кеп айтканда деп айтты:
—Тукуму болот экенсин,
Саяк журттун алыски,
Уруусун жойбой баланын,
Каршы болуп өгөй атан,
Көрбөгөндү көрүпсүн.
Жашоо деген азап болот,
Баарысынан өтүпсүн.

Саяк деп аны атады,
Сапар келген ал бала,
«Саяк» деген атты алды.
Данктуу уулум болгун,-деп
Ата берди батаны,
Өз ичинен кубана,
Тагай бий сылап сакалды,
Дагы бир уулду болдум,-деп,
Жаны анын жай алды.

–Эми сен бала сүйлө,— деп
Экинчи уулга кайрылды.
Чердейген бала ашыгып,
Чекесин улам кашынып,
Башынан өткөн тарыхты,
Бапылдап айтып кеп салды,
Кеп салганда деп салды:
— Менин атам Домо,-дейт,
Кашкардын жанындагы,
Кара Корун шаарын салган.
Уруусу анын кыпчактан,
Урумга кеткен аталып,
Узун элге кеп болгон,
Кыйла журтка даңталып
Кылымдык шер болгон.
Атакем эл алдында,
Айдыңы чыгып көгөргөн,
Атамы сарт тукумдар,
Азгырык менен өлтүргөн.
Алтынымдан айрылып,
Ак шумкарым талпынып,
Арманданып шаңшыган.
Тигип койгон терегим,
Күү чыгарып зарланган.
Аянычтуу үнүн угуп,
Асыл жаным азаптанган.

Атакем менин дарыям,
Ағыны күчтүү олуюм,
Дарыям акпай солуду,
Асылыма не болду.
Канатым кайрылып,
Карааныман айрылып,
Азаптуу күнгө кабылгам,
Атаман кийин мени да,
Өлтүрүүгө камынган.
Түн жамынып билгизбей,
Туугандар мени качырган.
Ал тараптан качпасам,
Айрылмакмын бу баштан.
Ачка болуп калбайын,-деп,
Азық-түлүк артынгам.
Бал үмүттү бириктирип,
Балдар менен тең чыккам.
Ай чыкканын боолголоп,
Ала Тоого жол алдым.
Арманды да кубанычты,
Аркалады бу башым.
Өткөнүн эстеп ал улан,
Үйлап ийди шолоктоп,
Балким эстеп жаткандыр,
Бала чагын ал жоктоп.
Тагай бий баланын,

Жообун угуп таңданды.
Жаны қүйүп аяды.
Жанындагы баланын,
Кара чачын сылады.
Кайғылвнв кеп айтты,
Кеп айтканда деп айтты:
—Ай, балам ай, балам ай!
Асылым жанды кыйнаба.
Атаңын шейит болгону
А да болсо тағдыр да.
Ким эле алыш жүрүптур,
А дүйнөгө көчүрбөй,
Атакесин өлтүрбөй.
А да болсо жазуу да,
Баарысы тең өтчүдөй,
Ар нерсеге маш балам,
Алтын балам ыйлаба,
Кара башты кыйнаба!
Жаның аман барында,
Жакшы күнүң алдында.
Сени баккан атакен,
Жоо колунан мерт болсо,
Аркалап алыш качканда,
Азыгың жолдо бар болсо.
Кор болуп бир жаның,
Кордукту көрдүң кезинде

Арка кылаар тирегин,
Атаңы бердиң әэсине.
Ардагыңан айрылып,
Азапты көрдүң жашында.
Ак жолго чыгыпсын,
Азығың болуп жанында.
Анда атың «Азық» болсун,
Ак башыңа бакыт консун!
Ар дайыма көөнөрбөс,
Жакшылыкта гүлдөп өс.
Жайлоо болсун конушун,
Жакшы болсун жолдошун.
Ала Тоонун койнунда,
Аман-эсен болсун-деп,
Качып келген балама,
Каалар сөзүм ушул да.
Элин ң сенин тирегин,
Кана эмесе оомийин!
Бий сүйлөп токтолду,
Билгизбей көпкө ойлонду.

Үчүнчү бала кеп салды,
Кеп салганда деп салды.
Каражоро анын аты,
Энеси берген кестикти,
Тагай бийге карматты.

Энем мени жөнөткөн,
Ээн тоолор тарапка.
Элиңи тапкын,— деп айтты.
Атаң сенин Ала Тоодо,
Аттангын деди ошого.
Атам жакка ашыгып,
Кестигимди жашырып,
Иликтеп тоолор тарапты,
Издеп келем сиз жакты.
Тагдыр мага айттыбы,
Таалай жолун таптымбы.
Бий алып кестикти,
Кайта-кайта карады.
Кестикти алып эсептеп,
Кеткен жылды санады.
Толкундана тамылжып,
Таалайлуу жылмая,
Таамай айтты буларды:
— Сенин атың Каракором,
Бир кезекте мен койгом.
Уулум келип калабы,-деп
Узун сабак ойлонгом.
Кашгар шаарда болгонума,
Өткөнгө серп салсам,
Оорду менен тактасам.
Он эки жыл оошуپтур,

Ошондон бери санасам.
Он эки кыш болуптур,
Он эки жаз оошуپтур,
Ошондогу жаш бала,
Он экиге толуптур.
Аманат айткан балама,
Амандаштым кайта да.
Ушул дагы бактымбы,
Бир эмес үч баламды,
Аман-эсен таптымбы.
Бактысы ашкан Тагай бий,
Баарынын өөп бетинен,
Керемет жанган чоң бакыт,
Кетпей турду эсинен.

Төргүнчү бала кеп салды,
Баштан өткөн азабын
Кыскача жай баяндап,
Айтып берди баардыгын.
Ата-энем өлүп калган сон,
Аябай азап тарткамым
Бир өлүмдөн башканы.
Баарысын тең көргөмүн,
Сапар тартып көп жолдон
Көп жолу басып өткөмүн.
Бирөө эле чертип койсо,

Тоголоно кулап кетемин.
Такыр эле алым жок,
Таянычсыз з жашап келемин.

Уурутунан жылмайды,
Тагай бий анда кеп салды:
—Чертип эле койгондо,
Тоголоноор жайың бар.
Ал кетип, азап тартыпсын,
Айланайын каркыбар.
Мен сенин атыңды,
«Чертике» деп атайын,
Өзүңү такыр кор кылбай,
Бала кылып алайын.
Уруубуздун саны көбөйсүн,
Элибиз улам тез өссүн.
Каршы турган жоолорду,
Ылдам эле жоготсун.
Бүткүл элге таанылгын,
Бүт калкыбыз бар болсун.
Ал баланы башынан
Акырын гана сылады.
«Кагылайын берекем»
Жакшы көрүп жыттады,
«Төлгөм төп түштү,
Төртүнчү баламды,

Кудай берип таптымбы».

Дүнгүрөдү эл чакырып,
Энчи берип төртөөнө
«Төрт уулум төрт бутагым,
Ысымымды улаарым».
Үмүт кошуп күчүнө.
Жадырап жарпы жазыла
Тобу менен эл чакырып,
Адамдар такыр көрбөптүр,
Чоң салтанат мындайды.
Жылдыздуу төрт балага,
Төрт күлүктү мингизди.
Атанын ата экенин,
Ошондо бир билинди.
Урумга кетип атагы.
Уулдан тукум уланды.
Саналуу атын чыгарып,
Санжыранын тарыхы,
Ошолордон куралган.
Бурулгус күндү элестеер
Бу баянды уккан адам.

Баяны бүттү төрт уулдун,
Башка улама башталат.
Көзгө элестеп башка жак,

Ким окуса аа жагат.
Анда эмесе пүкүгүла,
Ата-баба санжырасын,

Көрүнбөс өткөн баяндар,
Көз алдыга жакындасын.
Жаралып башка уламалар,
Убакыт өтүп закымдасын.

Тагай бийдин үчүнчү уулу,
Кылжырдан баян баштайбыз.
Оролмо кепти таштайбыз,
Бий жылмайып эркелетип,
Кыңая баскан баласын,
«Кылжырым» деп койчу экен,
Кыйладан калган сөз экен.
Баштагыдан кеп айткан,
Бабадан калган сөз бекен.
Өз аты болгон Мамытбек
Өкүм жана каардуу болгон,
Көзүнөн жалын ойногон.
Ала-сала чаап уруп,
Алышканды койбогон.
Бир көгөрүп алганда,
Беттешкенге тик барган.
Кара аламан алдында,

Каалаганын аткарган.
Эрке эле башынан,
Ээлэнгенин кылам деп,
Эне, атасын кыйнаган.

Тоодо өскөн караган,
Карагандан тараган,
Анан ошол Кылжырдан,
Эки уруу эл жаралган.
Ошол Кылжыр атадан,
Орозбакты, Дөөлөсбакты,
Абийир топтоп башынан,
Орозбакты акылман,
Оройлонбой жини жок,
Өзүн токтоо кармаган.

Дөөлөсбакты шум болгон,
Митаам анан куу болгон.
Душманга намыз алдыrbай,
Айланасы чеп болгон.

Биринчисин бугу дейт,
Көл тарапты мекендейт.
«Көлүбүз көркөм» экен дейт,
Экинчиси Сарбагыш,
Бийик тоолуу жерде дейт,

Нарын тоолор тарапта,
Кара Саз, Долон жакта,
Ал тарапты мекендерген,
Алысцы жерди жердеген,
Бийик тоону аралап,
Ачык жерде сабалап,
Ит агытып, күш салып,
Келатты шаң таратып.

Эээй...
Эзелки баба жомогу,
Эстесе келеер оролу,
Эчен-эчен жыл өттү,
Эстегинин баары өттү.
Эчакынын тарыхын,
Эстебеске чара жок,
Ой, эч деле амал калган жок.

Бугу менен Сарбагыш,
Бир атанын тукуму.
Биригишип биргө өскөн
Бир айгырдын кулуну.
Байыртадан айтылат,
Бабалардын жуп-жубу.
Дөөлөтү тайбай келаткан,
Дөөлөсбакты, Орозбакты,

Бийик тоодо жашаган,
Бир атанын кулуну,
Билимдүү адам аталып,
Биле жүрчү ушуну.
Орозбакты атанын,
Беш уулу болуптур.
Арыкмырза, Мырзакулмырза,
Асан, Кара, Токочмырзалар,
Алыс жакка аттангандар,
Бакыт каалап жалпыга,
Баары бирдей төң мырза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.